

Автор плаката -
Таалайбек КОЗУБАЕВ,
участник
конкурса плакатов
"Коррупция и я",
2014 г.



**Конституциялык
палата
жергиликтуу
кеңештин
депутаттыгына
талаапкерлерди
көрсөтүү боюнча
мурдагы тартилти
калтырды**

Жергиликтуу маанидеги маселелер партиялык түзүмдүн кызыкчылыктарына утулуп калууда

Өнүктүрүү саясат институту жана “Муниципалитет” журналы Кыргыз Республикасынын жергиликтуу кеңештерге депутаттыкка талаапкерлерди көрсөтүү системасына карата бир нече жолу түрдүү көз караштарды билдирип келген. Ошону менен бирге журналдын май айындагы чыгарылышында шайлоону партиялык принципти эсепке алуу менен өткөрүүнүн дүйнөлүк практикасы тууралуу чоң көлөмдөгү аналитикалык макала да чыккан. Өзгөчө Жогорку Кеңештин депутаттары арасында партиялык кеңештердин тараапкерлери көп болгонуна карабастан экспертер берген баанын жалпы мунөзү жергиликтуу шайлоо системасына партиялык принциптерди киргизүү эрте деген тыянак чыгарууга түрттөт. 2011-жыл – жергиликтуу шайлоо жылына салыштырмалуу чыналуу бир топ аз болгону менен, партиялык курулуштун кызыкчылыктары менен

жергиликтуу маанидеги маселелердин ортосундагы коомдук талаш-тартыштар токтобой келет. Анткен менен убакыт өтүп жатат, жергиликтуу кеңешке жаңы шайлоо өтө турган күн да алыш эмес жана шайлоонун партиялык системасын мыйзамсыз деп таануу тууралуу арызды кароонун алкагында бул маселе кайрадан күн тартибина чыкты. Арыз Конституциялык палатага жиберилген, ал болсо шайлоонун учурдагы система-сына бир жактуу баа бере алган жок, бирок аны күчүндө калтырды. Өнүктүрүү саясат институту Конституциялык палатанын чечимине сереп жасабастан, муун окурмандарга сунуштайды. Анткен менен бардык кызыкдар жактарга ушул чечимди жеткирип коюну өзүнүн милдети деп эсептейт. Чечим 2014-жылдын 23-сентябринде АКИ-пресс Маалымат агенттигинин сайтында берилген редакцияда жарыяланат.

Судьба бюджета – наша судьба



Прозрачность убеждает

Автор плакатов -
Инна ПИСКАРЕВА,
участник конкурса плакатов
"Коррупция и я", 2014 г.



Коррупция отравляет..

БЮДЖЕТТИК КОДЕКС: терс гранттардын ордуна инвестициялар жана айкындуулук

Назира ТЮЛЮНДИЕВА, ӨСИ эксперти

2012-жылы Жогорку Кеңештин депутаттары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Бюджеттик кодекстин альтернативалык эки долбоорун иштеп чыгышкан. Андан кийин бирдиктүү документти иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин бирдиктүү долбоорунун концепциясын парламент 2014-жылдын июнь айында биринчи окууда кабыл алган. 2014-жылдын сентябрь айынын алгачкы күндөрүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана каржы боюнча комитетинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусу менен Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин долбоорун жеткире иштөө боюнча жумушчу топтун көнөйтилген отуруму өткөн. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, жарандык сектордун өкүлдөрү жана бюджет боюнча эксперттер, анын ичинде Өнүктүрүү саясат институтунун өкүлдөрү да катышкан.

Антикоррупциялык маңызы

Жумушчу топтун отуруму Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин Антикоррупциялык саясат боюнча мамлекеттик стратегиянын ишке ашырылышын көзөмөлдөө боюнча Жумушчу тобунун өкүлүнүн сөзү

менен башталды. Ал бюджеттик процесстин коррупциялык тобокелчиликтерге ымаласы жакын негизги элементтерин жана жол-жоболорун белгиледи. Бюджетти пландоодо жана аткарууда коррупциялык зоналарга төмөнкүлөр киргизилген:

- бюджеттик уюмдардын сметасын түзүү практикасы;
- бюджеттик уюмдарды каржылоонун айлык жана кварталдык планын бекитүүдө КР Каржы министрлигинде дискрециялык ыйгарым укуктардын болгону;
- бюджеттик кыймылдарды чектөө системасынын жоктугу;
- “план-факт-четтөө” отчеттуулук системасынын жоктугу;
- бюджетти аткарууда четтеп чыгуунун субъективдүүлүгүн же объективдүүлүгүн аныктоо системасынын жоктугу;
- бюджеттик маалыматты кагаз алып жүрүүчүлөрдө иштеп чыгуу мүмкүн болбогондуктан респубикалык бюджеттин аткарылышына көз карандысыз мониторингдин жоктугу.

Бул логика боюнча бюджеттик процессти башкаруунун антикоррупциялык модели өзүнө төм. камтыш керек:

- бюджеттик уюмдардын сметаларынын, каржылоо жана кварталдык кол коюмдардын ар ай сайнаны пландарынын долбоорлорунун макулдашуу механизми;
- кварталга бөлүү боюнча бюджеттин аткарылышын КР Жогорку Кенешинин бекитүү механизми;
- бюджеттик жылууларды чектөө механизми;
- милдеттүү түрдө “план-факт-четтөө” отчеттуулук системасын;
- респубикалык бюджетти аткарууда четтеп чыгуунун субъективдүүлүгүн же объективдүүлүгүн аныктоо системасын;
- респубикалык бюджетти аткарууда тобокелчиликтерди башкаруу системасын жайылтууга жол берген бюджетти түзүү жана аткаруу процессин автоматташтыруу (бюджеттик кыймылдарды, каржылоонун жөнсүз ачылышын ж.б. байкаттуу).

Коргоо кенешинин жумушчу тобунун мүчөлөрү Бюджеттик кодекстин долбоорун жеткире иштөө боюнча Жумушчу топтун мүчөлөрү менен биргешип, Бюджеттик кодекстин долбоорунун ар беренесине антикоррупциялык экспертизыны жақындыктын убакытта жасоону пландашууда.

Социалдык фонддун бюджетин кошуу

Кезектеги сөз сүйлөөдө КР Социалдык фондунун өкулдөрү аталган фонддун бюджети, анын түзүү, кирешелери, чыгашалары жана төнгөмделгендиги өндүү маселелерди козгошту. Бюджеттик кодекстин долбоорунда бюджеттен тышкаркы мамлекеттик фонддор биринчи жолу бюджеттик фонддор менен бириктирилип, бирдиктүү ченемдик-укуктук акты менен жөнгө салынат. Өкмөт Социалдык фонддун каражаттарын коммерциялык банктарга жайгаштыруунун ордуна казыналык система аркылуу Социалдык фонддун кирешелерин жана чыгашаларын башкарууну жүзөгө ашырууну сунуштап жатат. Экс-

перттик жамаат Социалдык фонддун каражаттарын пайдаланууда ачык-айкындуулукту арттырган бул демилгени толугу менен колдоодо.

ММКФ жана Эсептөө палатасынын бюджетин автономдук пландоо

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун (ММКФ) өкүлү КР Бюджеттик кодекс долбоорунун КРнын бюджеттик системасынын түзүмүн регламенттештирген 9-беренесин өзгөртүүнү сунуштады. Талкууланган вариантта бюджеттик система респубикалык бюджетти, жергиликтүү бюджеттерди жана Социалдык фонддун бюджетин камтый турганы айтылат. “Социалдык фонддун бюджети” терминин “мамлекеттик бюджеттен тышкаркы фонддордун бюджеттери” сөзүнө алмаштыруу сунушталууда. ММКФ бюджети азыркы учурда болуп жаткандай Социалдык фонддун бюджетинин курамында эмес, өз алдынча пландалат дегенди түшүндүрөт. ММКФ бюджетин автономдуу пландоо ага түшүп жаткан булактардын көптүгүнөн улам зарыл болуп турат. Ал булактар: Мамлекеттик кепилдиктер программасын ишке ашырууга респубикалык жана жергиликтүү бюджеттерден ресурстар; социалдык камсыздандырууга чегерүүлөрдүн курамында Социалдык фонддо милдеттүү медициналык камсыздандырууга чегерилген каражаттар жана медициналык мекемелерде коштөлөм түрүндө алынган ресурстар.

Бюджеттик кодекстин долбоорун талкуулоодо дагы бир кызык маселе бийликтин сот органдарынын бюджетинин аналогиясы боюнча Эсептөө палатасынын бюджетине автономияны берүү болуп калды. Белгилүү болгондой, Кыргызстандагы сот бийлигинин бюджети өз алдынча соттук бийлик тарабынан түзүлөт жана респубикалык бюджеттин курамдык бөлүгү болуу менен респубикалык бюджетке кошулат (аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлиги менен макулдашуу боюнча). Эл аралык практикада пландоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан каржылык жактан көз карандысыздыгын кепилдөө үчүн Эсептөө палатасынын бюджетине көз карандысыз статусту берүү сунушталат.

Терс гранттардын ордуна өнүгүүгө инвестициялар

Жергиликтүү бюджеттердин кирешелерин терс гранттар түрүндө алып коюу мүмкүнчүлүгүн белгилеген 54-беренеси талкуулоо кызуу талкууларга жем таштады. Жогорку Кенештин Бюджет жана каржы боюнча комитетинин расмий пикирине ылайык жана Өнүктүрүү саясат институтунун эксперттеринин баамында бул норма КР Конституциясына карши келет.

Жергиликтүү бюджеттердин кирешелерин

ЖӨБ органдарынын орточо бюджеттик камсыздандырылгандыгын 2 эседен ашуунга ашпаган деңгээл менен чектөө мамлекеттин ЖӨБ иштерине кийлишишүсү дегенди билдирет. Ал эми Конституцияда “жергиликтүү өз алдынча башкаруу – жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү маанидеги маселелерди өз кызыкчылыктарында жана өз жоопкерчилиги менен өз алдынча чечүүсүнүн ушул Конституция менен кепилденген укугу жана чыныгы мүмкүнчүлүгү” (11-берене), “мамлекеттик органдар ЖӨБ органдарынын мыйзамда каралган ыйгарым укуктарына кийлишишүгө укуксуз. ЖӨБ органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар, аларды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык, финанссылык жана башка каражаттарды өткөрүп берүү менен ыйгарылышы мүмкүн” (113-берене) деп айтылган.

Терс гранттарды ЖӨБ органдары терс кабыл алат, жергиликтүү бийликтин каржылык суверенитетин өнүктүрүүгө шыктындырбайт жана алардын каржы ресурстарын мобилдештириүүгө кызыгуусун азайтат.

Биздин баамыбызда, бул норма өлкөдөгү чыңалган каржылык кырдаалдын шарттарында айрым бир жергиликтүү органдар “ашыкча” каражаттарды алып, аларды маянаны жогорулатууга, машине, эмеректерди сатып алууга жана башка күнүмдүк чыгашаларга сарптайт деген Каржы министрлигинин күтүүсүнө байланыштуу сунушталып жаткан болушу мүмкүн. Экинчи жагынан жергиликтүү бюджеттерден каржы ресурстарын алып, Каржы министрлиги аларды республикалык бюджеттин “жыртығын жамоого”, б.а., ошол эле күнүмдүк чыгашалардын ордун толуктоого багыттайт деп божомолдосо болот.

Ашыкча ресурстар дайыма инвестицияларга, б.а., экономиканын жана социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүн камсыздай турган капиталдык чыгашаларга багытталыш керек.

Маалымат учун: 2012-2013-жылдары жергиликтүү бюджеттерде капиталдык салымдар бюджет чыгашасынын 1,5% тегерегин жана түзгөн (республикалык бюджетте – бюджет чыгашасынын 2% ашыгын).

Өнүктүрүү саясат институту ЖӨБ органдарын ресурстарды инвестициялык долбоорлорго багыттоого түрткөн жобону киргизүнү сунуштайды. Мындай учурда жергиликтүү бийлик аймактарды өнүктүрүү фонддорунан 50% кем эмес көлөмдө кошо каржылоо түрүндө кепилденген каржылык колдоону алып туруш керек. Өкмөт бакубат ЖӨБ органдарын “тизмесине” алуу менен, аларга ыктымал донорлорду жана инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча техникалык жардамды издеөгө көмөктөшөт. Аймактарга инвестицияларды тартуу Кыргызстандын инвестициялык активдүүлүгүнүн жана экономикасынын өсүшүнүн кыймылдаткычы болуп берет.

Жергиликтүү бюджеттердин ачык-айындуулугу

Өнүктүрүү саясат институтунун эксперттери да бюджеттин ачык-айындуулук маселесин талкуулого токтошту. Бюджеттик кодекстин долбоорунда “Коомдук бюджеттик угуулар” (121-бер.) беренеси каралган. Бирок анда бюджеттерди кароо жана бекитүү ачык жана эл алдында ишке ашырылары гана айтываат; коомдук угуулардын мазмуну жана жол-жоболору ачыкталган эмес. Бюджеттик кодекс долбоорунун башка нормалары (88-94, 95-97-бер.) да коомдук угууларды бюджеттерди карап чыгуу жана бекитүү процесси башталганга ЧЕЙИН аны уюштуруу жана өткөрүү талаптарын көрсөткөн эмес. Бюджет боюнча коомдук угуулардын натыйжалуулугун камсыздоо үчүн аларды өткөрүү милдеттүү болгонун гана эмес, ошону менен бирге коомдук угуулардын жол-жоболорун так сүрөттөп берүү зарыл.

Бюджеттин кыскача сүрөттөлүшүн алдын ала иштеп чыгууда же аны башка мүмкүн болгон ыкмалар менен ачыкка чыгаруу бюджеттик ачык-айындуулукту жогорулатуунун маанилүү шарты болуп эсептелет. Угуулар өткөн күнү ЖӨБнын аткаруу органы катышуучуларды каттап (зарыл болгон учурда), протокол жүргүзүп, жыйынтыктоочу документтерди тариздөө менен алектениш керек. Коомдук угуулар аяктагандан кийин аткаруучу орган он күндүн ичинде талкуунун натыйжаларын жалпылаштырып, тариздеп, угуулардын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимдер тууралуу маалыматты калк арасында жайылтыш керек.

Жергиликтүү бюджет жана аймактарды өнүктүрүү фонду

Бюджеттик кодекстин долбоорунда жергиликтүү бюджеттин жана аймактарды өнүктүрүү фондунун өзөктүк түшүнүгүн аныктоо талап кылынат.

Кодекс долбоорунун 12-беренесинде жергиликтүү бюджет – бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тапшырмаларын жана функцияларын каржылык жактан камсыздоого арналган акча каражаттарынын фонду. Мындай аныктама жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү бюджеттин эсебинен жергиликтүү маанидеги маселелерди башкарууну жүзөгө ашыруу боюнча Конституция менен кепилденген укугун жана жөндөмдүүлүгүн көнүлгө албайт.

Ушул тапта иштеп жаткан 2003-жылдын 25-сентябрьндагы №215 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык негиздери жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык, жергиликтүү бюджет – бул айылдык аймактын жана шаардын жергиликтүү жамаатынын бюджети, аны түзүүнү, бекитүүнү жана аткарууну ЖӨБ органдары жүзөгө ашырат.

Мыйзам долбоорунун 34-беренеси аймактарды өнүктүрүү фонду – өнүгүү бюджетинин ал-

кагында аймактарды өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу га арналган акча каражаттарынын фонду деп аныктаган.

Өнүктүрүү саясат институтунун эксперттери көбүрөөк даражада ачык-айкындуулук жана объективдүүлүк принциптерине шайкеш келген аныктаманы киргизүүнү сунуштайт. Аймактарды өнүктүрүү фонд – бул жергиликтүү маанидеги инфраструктуралык өнүктүрүү жана күтүү, максаттуу багыттагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн колдонулган, чегерүүлөрдүн (кирешелердин конкреттүү түрлөрүнөн) эсебинен түзүлгөн акча ресурстары.

Кодекстин көптөгөн жоболорун кайра формулировкалап чыгуу зарылчылыгы алар өлкөдө учуруда болуп жаткан көйгөйлөрдө гана байланыштуу болуп, келечектеги өзгөрүүлөрдү эсепке албайт. Мисалы, мыйзам долбоорунда бюджеттин кирешеси анын чыгашасынан ашып калган учурда мамлекеттин саясаты кандай болоору айтылган эмес.

Бюджеттер аралык мамилелер өлкөнүн келечектеги керектөөлөрүнө жооп бериш керек

Ошондой эле бюджеттер аралык мамилелердин сунушталган принциптери бюджеттер аралык мамилелердеги күнүмдүк көйгөйлөрдү чечүүгө да багытталган: чегерүүлөрдүн нормативдеринин түрүкүздүгү, мамлекеттик органдардын жергиликтүү бюджеттик процесске кийлигишүүсү ж.б. Бюджеттик системадагы мамилелердин жаңы, дагы да заман шартына ылайыкташкан моделине өтүү үчүн мыйзамдарды алкактарды түзүүгө багытташ керек.

Бюджеттер аралык мамилелердин жаңы принциптери чечим кабыл алууда өкмөттү өлкөдө мындан ары реформаларды өткөрүүгө багыттап туруш керек. Бюджеттер аралык мамилелер төмөнкү принциптерге таяныш керек:

- 1) Кыргыз Республикасынын башкаруу органдарына мыйзамдык ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү менен алардын бюджеттерине өз финанссы каражаттарын бөлүштүрүү жана бекитүү;
- 2) башкаруу органдарынын жалпы финансы каражаттары мыйзам боюнча аларга бекитилген чыгашалуу ыйгарым укуктар менен бирдей өлчөмдө болуш керек;
- 3) арапаш ыйгарым укуктардын болгонун эсепке алуу менен мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгашалуу ыйгарым укуктарын ажыратуу;
- 4) жергиликтүү бюджеттердин каржылык камсыздалгандык деңгээлдерин бюджеттик тенденшириүүнүн жол-жоболору жергиликтүү

өз алдынча башкаруу органдарынын тандоо эркиндигин алардын компетенцияларынын чегинде чектебеш керек;

- 5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу бюджеттердин кирешелериндеги жоготуулардын же кошумча чыгашалардын ордун толуктоо;
- 6) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарындагы жоболорду сактабаганына байланыштуу учурларды кошпогондо, мамлекеттик органдардын жергиликтүү бюджеттердин бюджеттик процессине кийлигишүүсүн болтурбоо.

“Таңсыктык” деген коркунучтуу сөз

Бюджеттик мыйзамдардын борбордук пункту болуп бюджет таңсыктыгынын чондугун жөнгө салган норма эсептелет. Мамлекеттик бюджеттин таңсыктыгын мыйзамдар менен чектөө практикасы тигил же бул түрүндө ар кайсы өлкөлөрдө колдонулат жана оң натыйжаларды алып келүүдө. Тилекке каршы бул маселе козголгон жок.

Кыргыстанда болсо колдонуудагы мыйзамдарда жана Бюджеттик кодекстин сунушталган долбоорунда бюджет таңсыктыгынын көлөмү жөнгө салынбай турганын белгилей кетүү керек.

Жалпы тарабынан таанылгандай, өлкөнүн тышкы карызынын босого көрсөткүч ИДП 80%, ал эми бюджет тартыштыгыны - ИДП 3-5% болуп эсептелет. Анткен менен көптөгөн мамлекеттер жана интеграциялык бирикмелер практикада мындан да катаал нормаларды колдонуп келет. Айталы, Кыргызстан 2015-жылы кирүүгө ниеттенип жаткан Бажы биримдигине жана Бирдиктүү экономикалык майкиндикке мүчө өлкөлөрдө макулдашылган макроэкономикалык саясатты жүргүзүү тууралуу Макулдашуулардын алкагында мамлекеттин карызы ИДП 50 пайыз босогодон төмөн бойdon калыш керек, ал эми бюджет тартыштыгы ИДП 3% төмөн болуш керек. Мындан улам бюджет таңсыктыгынын көлөмүн, демек тышкы карыздын көлөмүн да чектеген укуктук алкактарды түзүү өлкөнүн ушул экономикалык интеграциялык бирикмелердин алкагында иштөө шарттарынын институционалдашусуна көмөктөшөт.

Күнүмдүк чыгашалар боюнча тартыштыкты каржылоого тилюу киргизүү варианты көбүрөөк максатка ылайыктуу болуп турат.

Эскерте кетели, тыштан алынган карыздын бир бөлүгү гана инвестицияларга багытталса, экинчи бөлүгү бюджеттин күнүмдүк чыгашаларын жабууга кетет. Өлкөгө инвестициялар керек, алар экономиканын өнүгүүсүнө, социалдык инфраструктуралык жакшыртууга, ишкерчиликке дем берүүгө ж.б. салым кошот. Ал эми күндөлүк чыгашалар – бул биздин

күнүмдүк муктаждыктарыбызга колдонгон акча, б.а., аларды азыр жок кылыш жатабыз, ал эми келечекте аларды үстөк пайыздар менен кайтарыш керек.

Бюджеттин тенденциаларынин "алтын эре-жеси": күнүмдүк чыгашалар бюджеттин кирешелепринен ашпаш керек. Башкача айтканда, мамлекеттик бюджеттин таңсыктыгы өнүктүрүү бюджетинен жүзегө ашырылган мамлекеттик инвестициялардын өлчөмүнөн ашып түшпөш керек.

Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, өлкөнүн 2014-жылга бюджети бул эрежеге жооп берет. Башкача айтканда, мамлекеттик бюджеттин күнүмдүк кирешелери 99,1 млрд. сомду, ал эми күнүмдүк чыгашалар 97,5 млрд. сомду түтөт. Ошону менен 2014-жылы бюджет таңсыктыгы 9,4 млрд.

сом өлчөмүндө мамлекеттик инвестициялар програмасынын насыялары боюнча чыгашаларды камтыган өнүктүрүү бюджетинин бөлүгүнүн эсебинен пландалуда. Өнүктүрүү бюджетинин калган бөлүгү расмий трансфертердин жана күндөлүк кирешелердин эсебинен жабылат.

Башкача айтканда, Каржы министрлиги учурда (алкактык укуктук чектөөлөрсүз) ушул практиканы колдонууда. Формалдуу нормаларды киргизүү менен ведомствонун прогрессивдүү саясаты бекемделмек.

Кодекс долбооруна бюджеттердин артыкчылыгын аныктаган механизмди аныктаган нормаларды жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баалоо тартибин да кошуу керек.

БЮДЖЕТТИК КОДЕКСТИН ДОЛБООРУНА ӨНҮКТҮРҮҮ САЯСАТ ИНСТИТУУНАН СУНУШТАР, КОММЕНТАРИЙЛЕР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР

Талкууланган вариант	ЕСИНИН СУНУШТАРЫ
2-берене. Ушул Кодексте колдонулган негизги түшүнүктөр жана терминдер	<p>Бул беренеге киреше потенциалы түшүнүгүн киргизүү зарыл.</p> <p>Жергилиткүү бюджеттин киреше потенциалы – жергилиткүү бюджет экономикалык өнүгүү деңгээлинен, экономиканын структурасынан, ошондой эле салык базасынан улам, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергилиткүү бюджетке түшкөн кирешелердин эсебинен алышы мүмкүн болгон кирешелерди баалоо.</p> <p>Ошондой эле тенденция гранттар тууралуу 52-беренеге өзгөртүүлөрдү киргизип, "кирешелер потенциалы" терминин "кирешелүү потенциалга" өзгөртүү зарыл. Бул болсо тенденция гранттардын көлөмүн эсептөөдө принципиалдык мааниге ээ.</p>
6-берене. КР бюджеттик системасынын принциптери 6. Бюджеттердин өз алдынчалуулук принциби төм. билдириет: мамлекеттик органдардын жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттер аралык трансфертер турунде алынган каражаттарды кошпогондо Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарына ылайык каражаттарды пайдалануу багыттарын өз алдынча аныктоого укугу	Беренедеги "... бюджеттер аралык трансфертер турунде алынган каражаттарды кошпогондо" деген жерин алыш салуу зарыл. Анткени тенденция гранттар бюджеттер аралык трансфертердин бир түрү болуп эсептелет, бирок максаттуу багыты жок жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарды бул каражаттарды өз алдынча бөлүштүрүштөт.
12-берене. Жергилиткүү бюджеттер (1-пункт) 1. Жергилиткүү бюджеттер – жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин жана функцияларын каржылык жактан камсыздоого арналган акча каражаттарынын фонду	<p>12-берене. Жергилиткүү бюджеттер (1-пункт)</p> <p>1. Жергилиткүү бюджет – айылдык аймактын жана шаардын жергилиткүү жамаатынын бюджети, аны түзүүнү, бекитүүнү жана аткарууну жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарды жүзегө ашырат.</p> <p>Жергилиткүү бюджет – жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин жана функцияларын каржылык жактан камсыздоого арналган акча каражаттарынын фонду деген Бюджеттик кодекстин долбоорунда сунушталган аныктамасы жараптардын Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен белгиленген бюджеттик процесске катышуу принциптерин толук өлчөмдө чагылдырбайт</p>
12-берене. Жергилиткүү бюджеттер (2-пункт) 2. Жергилиткүү бюджеттер жергилиткүү кенештердин чечими менен бекитител	<p>12-берене. Жергилиткүү бюджеттер (2-пункт)</p> <p>2. Жергилиткүү бюджеттерди ЖӨБ органдары түзөт, кабыл алат жана аткарат</p> <p>Учурда 12-берененин 2-пункту ЖӨБОнын компетенциялары тууралуу толук маалымат бербейт</p>

87-берене. Аймактарды өнүктүрүү программалары

1. Аймактарды өнүктүрүү программалары – жергиликтүү денгээлде каржыны башкаруу аспабы катары кызмат кылган, алдыдагы уч жылдык мезгилге фискалдык саясаттын негиздерин аныктаган жана жергиликтүү бюджеттин чыгашаларын пландоо максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ресурстардын келечектеги көлөмү тууралуу элес берген документ.

2. Аймактарды өнүктүрүү программаларын ушул Кодекстин талаптарына ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары түзөт.

87-берене. Аймактарды өнүктүрүү программалары

1. Аймактарды өнүктүрүү программалары – жергиликтүү жамааттын жана аймактын өнүгүү келечегин аныктаган, алдыдагы уч жылдык мезгилге фискалдык саясаттын негиздерин аныктаган жана жергиликтүү бюджеттин чыгашаларын пландоо максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ресурстардын келечектеги көлөмү тууралуу элес берген документ

2. Аймактарды өнүктүрүү программаларын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары артыкчылыктуу көйгөйлөрдү аныктап чыгуунун жана калктын катышуусу менен өнүктүрүү тапшырмаларын белгилөөнүн негизинде түзөт. Өнүктүрүү программасы каржыны башкаруу аспабы боло албайт, тескерисинче каржы – бул программаны иштеп чыгууда Бюджеттик кодексти колдонмого албайт, бул жарандардын катышуусуна жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине негизделген өзүнчө бир методология. Жалпысыйнан Бюджеттик кодекске тиешеси жок катары 87-беренени кыскартып, эки пункт менен чектөө сунушталат

116-берене. Мамлекеттик ички аудит

1. Мамлекеттик ички аудит – бюджеттик мекеменин ичинде жасалган көз карандысыз жана объективдүү функция, ал өзүнө ички көзөмөл системасынын адекваттуулугуна жана натыйжалуулугуна жасалган анализди, баалоону жана мониторингди; каржы жана башкаруучулук маалыматтардын ишенимдүүлүгүн жана шексиздигин; иштин жана башкаруунун натыйжалуулугун, үнөмдүүлүгүн жана эффективдүүлүгүн; активдердин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын камтыйт. Ички аудит бюджеттик мекеменин жетекчилигине бухгалтердик эсеп, бюджеттик, оперативдик отчеттуулук жана ички көзөмөл системасынын сапаты тууралуу ички булактардан алынган маалыматты берет.

2. Ички аудиторлордун кесипкөй денгээлине жана сертификацияга байланыштуу талаптарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт. Мамлекеттик сектордун ички аудит системасы ички аудит боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик акттары менен жөнгө салынат

Кошумча 3-пунктту киргизүүнү сунуштайбыз

3. ЖӘБ органдарында ички аудитти Каржы министрлиги жүзөгө ашырат.

Бюджеттик кодекстин сунушталган долбоорунан ЖӘБ органдары “түшүп калууда”, алар ички аудит системасына тартылган эмес.

121-берене. Коомдук бюджеттик угуулар

1. КР бюджеттик системасынын бюджеттерин кароо жана бекитүү мамлекеттик же мыйзам менен корголгон сырды камтыган маселелер каралган учурларды кошпогондо, ачык жана эл алдында жүзөгө ашат.

2. КР бюджеттик системасынын бюджет долбоорпору милдеттүү коомдук талкуудан өтүүгө тийиш.

121-берене. Коомдук бюджеттик угуулар

1. Коомдук бюджеттик угуулар – бул республикалык же жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу маселелерин ачык талкуулоо формасында уюшкан иш-чара. Ал коомдук пикирди билүү, сунуштарды жана сунуштамаларды алуу, калктын кызыкчылыктарын эсепке алуу менен чечим кабыл алуу үчүн бийликтин аткаруу органдарынын демилгеси менен өткөрүлөт.

2. Бюджет боюнча коомдук угууларды өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин тийиштүү аткаруу органы коомдук угууларга эки апта калганда бюджеттин кыскача сүрөттөлүшүн иштеп чыгып, аны массалык маалымат каражаттарында жарыялап, же мүмкүн болгон башка жолдор менен элге жеткириш керек.

3. Угуулар өткөн күнүн аткаруу органы катышуучуларды, массалык маалымат каражаттардын өкулдерүн (зарыл болгон учурда) каттап, протоколду жүргүзүүнү жана жыйынтыкоочу документтерди тариздөөнү камсыздайт.

4. Аткаруу орган коомдук угуулар өткөндөн кийин он күндүн ичинде анын жыйынтыктарын жалпылаштырат жана угууларды жыйынтыктары, ошондой эле анын натыйжасында кабыл алынган чечимдер тууралуу маалыматты калк арасында жайылтат.

Бул ченемде угууларга түшүнүк берилбейт жана анын жолжоболору ачылган эмес, анын ордуна бюджет долбоорорун кароодо ачыктыха туралуу жалпы жоболор гана берилген.

22-берененин 1-2-пункттарын 23-главага (Бюджет долбоорорун түзүү) которууну сунуштайбыз (88-берене). **M**



Меняла и его жена.
Мариус ван Реймерсвейле

ЖЕРГИЛИКТҮҮ САЛЫКТАРДЫ башкарууда ЖӨБ органдарынын укуктарын жана ыйгарым укуктарын кантип ишке ашырса болот?

Асылбек ЧЕКИРОВ, ӨСИ менеджери

Ирина КАН, КР Экономика министрлигинин башкы адиси

Шаардык жана айылдык аймактардын деңгээлинде каржы ресурстарын башкаруу системасын өркүндөтүүгө карата 2013-2017-ж.к. мезгил аралыгына Жергилиттүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү программасы төмөнкүдөй милдеттерди алдына коёт: бюджеттик, салыктык жана башкача дем берүүнүн механизмдери менен ЖӨБнын ички каржы ресурстарын издөө мүмкүнчүлүгүн караштыруу; жергилиттүү бюджеттин киреше бөлүгүн божомолдоодо, салыктын айрым бир түрлөрүн башкарууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы менен өз ара мамилелер системасын куруу.

Алдыга коюлган тапшырмаларды чечүү үчүн КР Өкмөтү КР Салык кодексине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрөт, ал эми КР Жогорку Кенеши аларды жактырат. Ошол өзгөртүүлөр менен жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына жергилиттүү салыктарга жана патенттин негизиндеги салыктарга карата белгилүү бир укуктарга жана ыйгарым укуктарга ээ болот.

Өзөктүк өзгөртүү болуп КР Салык кодексине жаңы 52-1-беренени киргизүү эсептелет. Ал ЖӨБ органдарына өз аймагында салыктарды жыйноону жүзөгө ашыруу, белгилүү бир даражада чарба

жүргүзүүчү субъекттердин ишин салык органдарында катталган предметине жана салыктарды өз убагында төлөгөнүнө көзөмөл жүргүзүү жана текшерүү, ошондой эле салыктык укуктук мамилелерде башка аракеттерди жүзөгө ашыруу укугун берет.

Бул түзөтүүлөр 2013-жылдын 20-февралында кабыл алынган, бирок узак убакыттан бери жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары механизмдердин жоктугунан улам өз укуктарын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап келишкен. Мындан тышкary 52-1-беренесинdegи нормалардын башка мыйзамдар менен белгилүү бир карама-каршылактары болуп келген.

Ченемдик базаны мындан ары да иштеп чыгуу зарылдыгын эсепке алуу менен КР Өкмөтү КР Каржы министрлигинин, Мамлекеттик салык кызматынын, Өнүктүрүү саясат институтунун эксперттеринин катышуусу менен Салык кодексинин нормаларын ишке ашыруу боюнча Колдонмо иштеп чыгуу үчүн ведомстволор аралык жумушчу топту түздү. Топтун ишинин жыйынтыгында КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-июлундагы №413 “Салыктык укуктук мамилелер чөйрөсүндө жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча чарагалар жөнүндө” токтому кабыл алынды. Жобо төмөнкүдөй принциптерге негизделген:

- жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары МСК органдарынын ишин кайталабаш керек; өз ара аракеттешүү аракеттерди ажыратуу жана макулдашуу принциптерине таяныш керек;
- 52-1-беренесине ылайык, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына Мамлекеттик салык кызматынан (МСК) ыйгарым укуктар кайтарымсыз берилбей турганын, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына салыктык укуктук мамилелерди ишке ашырууга гана укуктар берилерин так түшүнүп алыш керек. Эгерде жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары бул укукту колдонсо, анда алар учүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында салыктык укуктук мамилелерди аткаруу боюнча милдеттөмөнне жана жоопкерчилик башталат;
- жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына ушундай укуктарды жана ыйгарым укуктарды берүү маанилүү. Анткени ошолордун негизинде алар жергилиттүү бюджеттин кирешесин көбөйтүп алмак. Ошону менен бирге жалпысынан салык саясаты МСКнын артыкчылыктуу укугу бойдан кала берет. Анын ичинде жергилиттүү салыктар жана патенттин негизинде салыктар боюнча пландык көрсөткүчтердүү аткаруу маселелери МСК жоопкерчилигинде кала берет. Ошону менен бирге Жобонун нормаларын аткарууда жергилиттүү бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоо боюнча ЖӨБ органдарынын аракеттери жалпысынан жергилиттүү салыктардын жыйымдарын жана патенттин негизинде салыктарды көбөйтүүгө жол берет;

- жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары ишке ашыра келгенде кызматкердин билимине жана тажрыйбасына, каржылык жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө шайкеш келе турган ыйгарым укуктарга ээ болуш керек. Ошондуктан ЖӨБ органдарына МСК ИСНАК автоматташтырылган системасынын иштешине байланыштуу (салык төлеөөчүлөрдү эсепке алуу, каттоо, отчетторду кабыл алуу, салыктарды чегерүү, маалыматтык эсептерди кабыл алуу, салыктык бересени өндүрүп алуу жол-жоболору ж.б.) ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилбейт;
- жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына белгилүү бир укуктарды жана ыйгарым укуктарды берүү менен, биз ишкерлердин укуктарын да унутпашыбыз керек жана отчет тапшыруу мезгилинде, ошондой эле салыктык текшерүүлөр учурунда алар ишкерлердин абалын татаалдаштыра турган шарттарды түзбөш керек. Ошондуктан салык төлеөөчүлөрден отчетторду кабыл алуу, мажбурлап өндүрүп алуу ж.б. жаатында ЖӨБ органдарынын укуктары чектелген.

Ушул принциптерди аныктап чыгып, жумушчу топ салыктык укуктук мамилелер чөйрөсүндө жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө убактылуу жобо иштеп чыкты. Ушул документтин маанисин жана зарылчылыгын эске алуу менен анын айрым өзөктүү бөлүмдөрүнө жана пункттарына кененирээк токтололуу.

ЖӨБНЫН БИРИНЧИ КЕЗЕКТЕГИ КАДАМДАРЫ

ЖӨБ органдарынын салыктык укуктук мамилелер боюнча өз укуктарын жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруусу өкмөттүн ушул токтомун аткаруу боюнча аракеттерди жүзөгө ашыруу тууралуу ченемдик актыны жергилиттүү кенеш тарабынан кабыл алынуусунан башталыш керек. Жергилиттүү кенеш кабыл алган чечимдин негизинде ЖӨБнын аткаруучу органы бүйрук чыгарат. Анда төмөнкүдөй өзөктүү аракеттер аныкталат:

- ушул токтомдон улам чыккан салыктык макселелерди иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча функцияларды жана ыйгарым укуктарды ЖӨБнын аткаруу органынын айрым кызмат адамдарына ыйгаруу,
- МСКнын аймактык органдары менен өз ара аракеттешүү жана отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жооптуу кызмат адамдарын аныктоо,
- ыктыярдуу патенттерди узартуу үчүн атайдын мөөрлөрдү даярдоо,
- башка зарыл аракеттер (кирешелер боюнча адистердин функционалдык милдеттөмөнлөрдин иштеп чыгуу, штаттык ырааттамадагы түзүмдүк өзгөрүүлөр ж.б.).

Жергилиттүү салыктарды жыйноо боюнча ыйгарым укуктарды ЖӨБнын аткаруу органдарынын жүзөгө ашыруусунун тартиби

“Жергилиттүү салыктарды жыйноо боюнча ыйгарым укуктарды ЖӨБнын аткаруу органдарынын жүзөгө ашыруусунун тартиби” аттуу 2-бөлүмдө төмөнкүдөй учурларга көнүл буруу маанилүү. Биринчиден, жер салыгын жана мүлк салыгын төлөөнү камсыздоо үчүн үймө-үй кыдыруу, анын ичинде банктын бөлүмдөрү, же төлөм терминалдары болбогон аймактарда ошол эле жерден эле 04 формасындагы дүмүрчөктү берип, төлөтүп алуу укугу ченемдик жактан ЖӨБнын аткаруу органдарынын өкүлдөрүнө берилет. Ушул тапта мындай практика МСК менен ЖӨБ органдарынын өз ара мамилелеринде бар, бирок ал мурда бейформал мүнөзгө ээ болчу жана укуктук



жактан бекитилген эмес. Бул болсо ЖӨБ өкүлдөрү менен жарандар ортосундагы жаңжалдык кырдаалды пайда кылчу. Экинчиден, МСК органдарынын ЖӨБ органдары менен өз ара аракеттешүүсүнүн жана ЖӨБ органдарынын отчеттуулук боюнча милдеттенмелеринин тартиби берилген.

Патенттин негизинде салыктарды жыйноо боюнча ыйгарым укуктарды ЖӨБнын аткаруу органынын жүзөгө ашыруусунун тартиби

“Патенттин негизинде салыктарды жыйноо боюнча ыйгарым укуктарды ЖӨБнын аткаруу органынын жүзөгө ашыруусунун тартиби” бөлүгүндө ЖӨБ органдарына патенттин мөөнөтүн узартуу боюнча ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилгени өзөктүк учур болуп эсептелет. Мында патентти берүү укугу МСК органдарынын карамагындагы иш бойдон кала берет. Себеби патентти берүү жол-жобосу ИСНАК базасында автоматтык түрдө каттоого байланышкан, ал ЖӨБ органдарына колдонууга берилбейт. Бул бөлүмгө кошумча төмөнкүдөй нормаларга көнүл буруу керек.

ЖӨБ органдарына талаптар коюлган: З күндө бирден кем эмес жолу МСК органдарына узартылган патенттер боюнча маалыматтардын реестрин жиберип турлуу. Иш жүзүндө өзгөчө алыссык аймактар үчүн бул талапты ишке ашыруу татаал. Ошондуктан реестрди сканерден өткөрүлгөн түрүндө жиберүү үчүн электрондук почтаны колдонуу сунуштаслат, кийин сканерден өткөрүлгөн реестрлерди түп нускасына алмаштырып коюу керек.

Банк бөлүмү болбогон айылдык аймактарда гана (бардык шаарларда банктын бөлүмдөрү бар) 04 дүмүрчөгүн берүү менен акча каражаттарын кабыл алууга уруксат бар. Патенттин мөөнөтү бүтүп калганы ИСНАК базасында төмөнкүдөй болуп көрүнөрүнө көнүл буруу керек: патенттин мөөнөтү бүтөрүнө З күн калгандада жашыл, экспертүүчү “баскыч” күйөт, мөөнөт бүткөндөн кийин кызылды күйөт. Ошондуктан маалымат өнөктүгүн өткөрүп, айыл өкмөттүн кызматкери акчаны банктын бөлүмүнө жеткиргенге



**Айыл өкмөтү жана айылдық кеңеш –
бул бүркүттүн эки канаты
жана алардын үндөш кыймылы
жергиликтүү өз алдынча башкарууну
көтөрүп кетет**

**Жалал-Абад облусунун pilottuk айылдык
аймактары арасында тажрыйба алмашуу
сапары мына ушундай ураан алдында өттү**

Гуляим ШАМШИДИНОВА,
ӨСИнин ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун мыкты практика боюнча адиси

Жай мезгилиinin этегинде ЭҮЖӨБОЖ Долбоору муниципалитеттердин 51 өкүлү, анын ичинде Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарыннагы 21 айылдык аймактан 34 айыл өкмөт башчысы жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары учун кайрадан тажрыйба алмашуу боюнча сапар уюштурду. Бул жолу алыска сапар тартып, ал жецил болгон жок – ашуулар жана татаал жолдор аркылуу муниципалдык лидерлер бюджеттик процесске жарандарды тартуу жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү практикасын өздөштүрүү максатында Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районуна жол тартышты. Сапардын өзөктүк темасы айылдык кеңештин, айыл өкмөтүнүн жана жергиликтүү жамааттын өзара аракеттешүү системасы, ошону менен бирге Тогуз-Торо жана Көк-Ирим айылдык кеңештеринин регламентинин жаңы редакциясына ылайык ачык сессияларды өткөрүү мисалы болуп калды.



Сапат белгиси алдындагы сессия

Коноктор жаңы регламенттин алкагында жергиликтүү көнештин иши менен таанышууну Тогуз-Торо айылдык көнешинин ачык сессиясына катышуудан баштashты. Сессиянын күн тартибинде төмөнкү маселелер турду: айыл өкмөт башчысынын 2014-жылдын алгачкы жарым жылдыгы учун отчету, анын ичинде жамаат менен биргелешкен аракеттердин Планын ишке ашыруу туралуу отчет жана түрүктуу комиссияларда жана биргелешкен мониторинг жаңа баалоо топторунда (БМжБ) жыйынтыктарды талкуулоонун натыйжалары, ошондой эле экинчи жарым жылдыкка АК башчысынын АК төрагасына кайрылуусунун негизинде көнештин иш планындагы өзгөрүүлөр жана толуктоолор. Коноктордон тышкary ачык сессияга Тогуз-Торо аймагынын жергиликтүү тургундарынын арасынан 39 киши, анын ичинде 18 аял катышты. Жарандардын сессиянын ишине катышуусу маалымат өнөктүгүнүн жардамы менен камсыздалды – жергиликтүү активисттерге жана жамааттын лидерлерине чакыруу баракчалары таратылып, коомдук жерлерде жарыялар илинди.

Тогуз-Торо айылдык көнешинин сессиясы төрага Акыл КӨЧӨРБАЕВдин саламдашуусунан башталды жана катуу регламентке ылайык болду. Андан кийин АК башчысы Рахатбек АБДЫКАДЫРОВ айыл өкмөтү 2014-жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарган иштин натыйжалары туралуу айтып берди. Анын тыянактарын тастыкто же четке кагуу учун түрүктуу үч комиссиянын төрагаларына сөз берилди. Ал комиссиялар: бюджет, экономика, айыл чарба жана инвестициялар боюнча комиссия, социалдык маселелер, маданият, ММК менен кызматташтык боюнча комиссия, мыйзамдуулук, курулуш, транспорт, депутаттык этика боюнча комиссия. Алардын ар бири айыл өкмөттүн ишинин жыйынтыктарын өз багыты боюнча баалап, кемчилерди көрсөтүп, жетишкендиктерди баса белгилешти. АК төрагасынын сөзү интригалуу учур болуп калды, ал айыл өкмөттүн ишин сыңга алды. Ал өзгөчө салыктардын айрым түрлөрү (ыктыядуу патент, транспорт салыгы) боюнча бюджеттин киреше белүлгүгүн аткарылбаганын айтып, таштанды

чыгарууга, көчөлөрдү жарыктандырууга, алысны айылда мончонун курулушуна, калк менен иш алып барууга карата эскертүүлөрдү берди. Регламентке ылайык ачык добуш берүү сессиянын кульминациялык учуру болуп калды. Анын жүрүшүндө көнештин 11 депутатынын тогузу айыл өкмөтүнүн ишин канаттандырлышкен деп табууну чечиши, ал эми экөө “каршы” добуш беришти. Сессия ЖӨБнын аткаруу органынын отчетун кабыл алган көнештин сапаттуу ишинин үлгүсүн көрсөттү.

Андан кийин депутаттар экинчи маселени караты – экинчи жарым жылдыкка АК иш планына өзгөрүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү. АК төрагасынын орун басары өз баяндамасында көнештин иш планына өзгөрүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн негизги себептерин атады – жамаат менен биргелешкен аракеттердин Планын жана анын аткарылышынын натыйжаларын бекитүү зарылчылыгы. Анткени депутаттар өз планына айыл өкмөтүнүн жамаат менен иш алып барган планын кошуу маанилүү деп чечиши.

Конокторго сессиянын ишинин жыйынтыгын баалоо сунушталды. Бул учун алар атайын анкетадагы суроолорго жооп берип, өз муниципалитеттеринде процессти жакшыртуу учун сунуштарын беришти. Мисалы: аткаруу органынын ишин азыркыдан да маани берип баалоо; бюджеттин аткарылышы туралуу көбүрөөк маалымат берүү; күн тартибиндеги маселелер туралуу калкка жана депутаттарга алдын ала кабар берүү; ачык сессия учурунда калктын пикирин угуу; сын сөздөрдүн төң салмактуулугуна көз салуу жана жеке пикир келишпестиктен оолак болуу. Ошондой эле коноктор өздөрүнүн сынчыл эскертүүлөрүн да кошушту. Мисалы, сессиянын башында жарандарга алар талкууга кантит катыша алары (суроо узатып, сунуштарын берүү) түшүндүрүлгөн жок; АК төрагасы айыл өкмөттүн ишин өтө эле сындалап, эмоционалдуу баалады. Ошону менен бирге сессияга күбө болгондордун дээрлик бардыгы жарандардын ачык сессиянын ишине катышуусу пайдалуу гана эмес, ошол эле кезде муниципалитеттин жашоочулары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишинин маңызын жакшыраак түшүнүп, депутаттардын жана ЖӨБнын аткаруу

органынын ишинин сапатын адекваттуу баалоосу үчүн зарыл экенин белгилешти.

Талгат МУКАЛАЕВ, Кара-Жал АК төрагасы: “Эгерде жергилиттүү кеңештердин бардык сессиялары ушул өндүү өткөрүлгөндө, анда Кыргызстан мурда эле өнүккөн өлкөгө айланмак. Сессия абдан жакши өттү, туруктуу комиссиялардын жакши даярдыгы, АК төрагасынын натыйжалуу иши көрүнүп турат. Пикирди билдириүү зарыл, бирок айыл өkmөттүн иши курч жана кескин, балким өтө эле кескин бааланды”.

Нурмырза АБДЫРАМАНОВ, Авлетим АӨ башчысы: “АӨ башчысы сессияга өзүнүн аппараты менен келгени мыкты болду. Ар бир бөлүм АК депутаттарынын суроолоруна жоопторду өзү бериши учун мына ушундай болуш керек”.

Анара КУЛЖАБАЕВА, Жаңы-Жол АӨ башчысынын орун басары: “Сессия абдан кызылктуу өттү. Өзгөчө туруктуу комиссиялардын ишинин жыйынтыгы каралган бөлүгү жакты. Бирок депутаттар да айыл өkmөт башчысы чакан бюджет менен аймактын көйгөйлөрүн жалгыз чече албастыгын унутпаши керек. Кеңеш акча бөлүү туралуу чечимди тынбай кабыл ала бериши мүмкүн, бирок маселенин чечилиши иш жүзүндө акча караттарынын болуп-болбогонунан көз каранды. Өзгөчө курч кырдаал дотациядагы айылдык аймактарда түзүлгөн. АК менен АӨ иши ушунчалык өз ара байланышта экен. Өз ара аракеттешүү жана кызматташтык болбосо, бардык аймактын өнүгүүсу тууралуу сөз да журбөйт”.

Үмөтала ТОКТОШЕВ, Көк-Таш АӨ башчысынын орун басары: “Мен Тогуз-Торо айылдык кеңештин сессиясынын жыйынтыгын жогору баалайм. Айыл өkmөтү жана айылдык кеңеш – булар бүркүттүн эки канаты жана алардын үндөш кыймылы гана жергилиттүү өз алдынча башкарууну көтөрүп кетем”.

Ярасулбек МОЛДОБАЕВ, Курманбек АӨ башчысы: “Кеңештин төрагасы айыл өkmөт башчысын колдош керек. Эгерде бардык иш сынга гана таян-

са, анда өнүгүү да болбойт. Төрага менен башчынын биргелешкен иши гана жергилиттүү өз алдынча башкаруунун түшүмүн берет. Ал эми кеңештин депутаттары откаруу органынан инвестицияларды тартууну талап кыла бербестен, өздөрү да бул процесске активдүү катышыш керек”.

Тогуз-Торо кеңешинин тажрыйбасын үйрөнүп, Көк-Ирим айылдык аймагынын кеңеш төрагасы Билал КАСЫМКУЛОВДун баяндамасын уккан соң сапардын катышуучулары жергилиттүү кеңештердин туруктуу комиссияларынын иши канчалык жооптуу жана натыйжалуу болору тууралуу маанилүү тыянак жасашты. Адатта Кыргызстандын элletтик муниципалитеттеринде бюджеттик жана жер комиссиялары гана салыштырмалуу туруктуу иштейт. Ал эми сессиянын ишин даярдоо боюнча калган бөлүк айыл өkmөттүн аппаратына, же кээде жалгыз гана жооптуу катчынын мойнуна жүктөлөт. Натыйжада кеңештин сессиясына чыгарылган көптөгөн маселелер чийки, изилденбеген болуп, аналитикалык коштоосуз калууда. Бул болсо сессия учурунда көптөгөн талаш-тартыштарга жем таштап, убакытты жана күчтү алыш көт, натыйжада кабыл алынган чечимдердин сапатына да таасирин тийгизет. Тогуз-Торо айылдык аймагы жергилиттүү кеңештин сессиясын ирээттүү жана натыйжалуу даярдоонун жана өткөрүнүн жакши үлгүсүн көрсөттү. Бул жerde бардык суроолор алдын ала иштелип чыгып, чечимдер сапаттуу кабыл алынды.

Теорияда жана практикада: кеңештин жана БМЖБ тобунун иши

Жергилиттүү кеңештин сессиясына катышуучолу менен практикадан өтүүдөн тышкary, сапардын катышуучулары эки тренингден өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Алар: Типтүү регламентке ылайык кеңештин сессиясын өткөрүү тартиби боюнча жана кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын иш планы боюнча. Талкуунун жүрүшүндө катышуучулар





кеңеш үчүн акталдуу болгон көптеген маселелерди көтөрүштү. Аларга Өнүктүрүү саясат институтунун ЭҮЖӨБӨЖ Долбоорунун укуктук маселелер боюнча адиси Бектур ОРОЗБАЕВ жооп берди (24-беттеги “Жергилиттүү кеңештин депутатына жардамга” аттуу макаланы окунуз).

Тогуз-Торо ААнын БМжБ тобунун ишинин жыйынтыгы тууралуу баяндама чоң кызыгууну жаратты. Баяндаманы топтун жетекчиси Базаркул АБДРАХМАНОВА сунуштады. БМжБ тобунун ишинен практикалык кандай пайда бар деген суроого, баяндамачы ойлонбостон буларды айтты: “Натый-жаларын жыйындар залында өзүнөр деле көрүп турасыңар – чоң терезелер. Биздин топ өз убагында жасаган эскертуусунөн кийин бул жер жарық жана кенен болуп калды. Б.а., кичинекей тере-зелердин ордуна чоңдорун коюшту. Ошондой эле биздин эскертуубүздөн кийин жолдордун сапаты бир кыйла оңолду. Сурамжылоо жүргүзгөн учурда көптөгөн жашоочулар айыл өкмөтү КТК чогултуу жана чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырарын билишити. Анткен менен айыл бир топ тазара түшкөнүн белгилешити. Атүгүл сурамжылоо жүргүзүү процессинин өзү да адамдарды таасирлентти. Анткени жашоочулар айыл өкмөтүн чындал эле алардын пикири кызыктырарына ынанышты. Ошондой эле жарандар айылды жарыктандыруу жаатында кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына нааразылыгын билдиришити. Демек айыл өкмөтү бул маселени чечүүнүн үстүнөн иш алып барыш керек”.

Эски жаңы тааныштар – маалымат бюллетеңи жана ...

Тогуз-Торо району сыймыктанчу дагы бир нерсе бар. Мисалы, эки pilottuk айылдык аймакта квартал сайын (Тогуз-Торо АА) жана ай сайын (Көк-Ишим АА) бюллетеңдер чыгып турат. Мындай практика Кыргызстандын эллеттик муниципалитеттеринде өтө чанда кездешет. Ошондуктан маалымат бюллетеңдери тууралуу баяндама толтура суроолорду жаратты. Өзгөчө бул ЖӨБНЫН көптеген лидерлери маалымдоо боюнча адис үчүн өзүнчө бир штаттык

бидикти түзүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугуна даттанып жүргөнүнө байланышту маселе. Иш жүзүндө чоң каалоо жана эч кандай сыйлык албастан, ақысыз негизде бюллетең чыгаруу менен алкентенген айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен калктын арасынан кайдыгер эмес демилгечилер болсо эле маселе чечиле турганы белгилүү болду. Бул практикада кантит ишке ашарын өз баяндамасында Көк-Ишим ААнын салыктар боюнча инспектору Паризат НАЙМАНОВА айтып берди. Паризат бюллетеңди даярдоо процессине, уюштуруу иштерине жана айыл өкмөтү менен ЖӨБНЫН он бир өкүлүнөн турган редакциялык топтун ролуна кенен токтолду. Редакциялык кеңештин курамына кимдер кирет деген суроого Паризат редакциялык кеңештин курамында жергилиттүү кеңештин депутаттары, мугалимдер жана демилгелүү топтордун өкүлдөрү бар болгонун айтты. Ошону менен бирге айыл өкмөттүн ар бир адиси өз иши тууралуу кеңири маалымат даярдап берет, бул болсо жарапардын жергилиттүү өз алдынча башкарууга карата ишенимин артышына көмөктөшет. Чогулуштар жана жыйындар учурунда муниципалитеттин ар бир бөлүмчөсүнүн иши тууралуу кеңири маалыматты дайыма эле ачып берүү мүмкүн болбогондуктан, көпчүлүк жашоочулар чогулуштарга катышпагандыктан жана дегеле маалымат албагандыктан улам да бюллетең жакшы “иштейт”, себеби ал ушул маселелерди чечүүгө жардам берет.

Албетте сапардын катышуучуларын чыгашалар, ай сайын бюллетеңди чыгарууну ким каржылай өндүү суроолор кызыктырды. Көрсө Көк-Ишим айыл өкмөтүнүн ар бир адисинде компьютер бар экен, биринчи чыгарылышы үчүн адистер картидж менен кагазды өз каражатына сатып алышкан. Андан кийин ЭҮЖӨБӨЖ Долбоорунан ноутбукту жана көп функционалдуу принтерди техникалык жардам катары алышкан. Учүнчү чыгарылыш жергилиттүү бюджеттин эсебинен чыккан. Редакциялык кеңештин мүчөлөрү кандайдыр бир кошумча сыйакы албастан иштешет, өздөрүнүн жеке фотоаппараттарын колдонушат.

ЭҮЖӨБӨЖ Долбоорунун Жалал-Абад облусундагы аймактык өкүлү Сатыбалды САРТМАНБЕТОВ калктын маалымдуулугу боюнча маселени чечүү



жаатында Көк-Ирим Анын ишинин жыйынтыгын чыгарып жатып буларды айтты: "Мына ушундай чакан бюджет менен (дотациядагы Көк-Ирим Анын бюджети миллион сомго да жетпейт) эч кандай долборлорсуз жана сырттан жардам албастан маалымдоо боюнча ишли уюштурса болоруна таң калып туралам. Демек муну башкалар да жасай алат".

Албette жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин маалымат бюллетеинин чыгаруу иши менен мындан ары да акысыз алектендире берүүгө болбайт. Бирок прецедент бар жана чакан сыйакы болсо, же башка, материалдык эмес дем бергенде мындей ишли уюштурууга болот. Ар бир ЖӘБ органынын калкка айтчу жана көрсөтчү иши бар, ар бир муниципалитет калк менен байланыш түзүүгө муктаж. Ал эми сыйакы тууралуу айтсак... Дайыма башка жолун тапса болот. Мисалы, демилгечилерге кандайдыр бир женилдиктерди берип, диплом менен сыйлап, тажрыйба алмашуу боюнча сапарларга же квалификацияны жогорулаттуу курсарына жиберип, же башка ыкмаларды колдонсо болот.

жана ... маалымат тактасы

Маалымат тактасы – баналдуу, бирок эскирбеген калкты маалымдоо каражаты, ал өзүнүн актуалдуулугун жана натыйжалуулугун жоготпой келет. Муну Тогуз-Торо районундагы маалымат такталары дагы бир жолу далилдеди. Үч аймактагы такталарда бир топ пайдалуу маалымат жайгаштырылган: кенештин иш планы, шайлоо округдарынын схемасы, туруктуу комиссиялардын иш планы, кенештин



сессиясынын графиги, депутаттардын шайлоочулар алдындагы отчетунун графиги, кенештин токтомдору, депутаттардын иши тууралуу отчеттор, кенештин жана анын туруктуу комиссияларынын түзүмү, анын ичинде депутаттардын сүрөттөрү жана алар тууралуу жеke маалымат – жаш курагы, билими, иш тажрыйбасы, мобилдик телефондун номуру. Жашоочулар алардын депутаты ким, кайсы комиссияда экенин, комиссия эмнелер менен алектенип жатканын, тигил же бул маселе боюнча качан жана кимге кайрылса болору тууралуу билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкary сапардын катышуучулары айыл өкмөтүнүн имараттарында айыл өкмөтүнүн ар бир бөлүмү тууралуу маалымат такталарын көрушту.

Мисалы, Каргалык айыл өкмөтүнүн имаратында "Таза кызмат" муниципалдык ишканасынын бөлмөсү жана анын маалымат тактасы менен таанышшуу кызуу талкуулар менен аяктауды. Ал жерде уюштуруучулук түзүм, иш планы, кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифи жана башка пайдалуу маалыматтар жайгаштырылган экен. Сапардын катышуучулары муниципалдык ишканы ишин качан баштаганына, штаты кандай экенине, уставды иштеп чыгууда юридикалык жардамды ким жүзөгө ашырганына, кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер кантит орнотулганына кызыгышты.

Катышуучулардын пикири боюнча, мындей көлемдөгү зарыл маалымат жайгаштырылган такталар жакшы үлгү, көптөр анын мазмунун мобилдик телефондоруна сүрөткө тартып алып, аларды өз ишинде колдонуу ниети бар болгонун айтышты.

Жарандардын катышуусу аркылуу жамаатты өнүктүрүү

Сапардын жүрүшүндө муниципалитеттердин өүкүлдөрү бир катар объекттерди кыдырып чыгышты. Ошондой объекттердин бар болгону жана алардын абалы жергиліктүү өз алдынча башкаруу менен жарандар биргелешип иш алып барганда кандай ийгиликтүү натыйжаларга жетсе болорун жакшы көрсөтүп турат.

Тогуз-Торо айылдык аймагындағы 2012-жылдын



октябрьнда ишке киргизилген, 372 окуучу билим алган жана 40 мугалим иштеген жаңы №4 Иманберди уулу Иса атындагы орто мектеп өзгөчө таасир калтырды. Бул мектептин уникалдуулугу – калктын демилгеси менен республикалык бюджеттен дем берүүчү грант катары 49 млн. сом өлчөмүндө карат жактап бөлүнгөн, ал эми жергилиттүү жамаат ашар жолу менен 1,5 млн. сомдан ашык суммага курулушту кошо каржылаган. Тажрыбы алмашуу сапарынын катышуучуларын чон, жарык тийип турган, заманбап, жаңы эмеректер жана кооз методикалык пособиялар, интерактивдүү такталар жана компьютерлер менен жабдылган класстар таң калтырды. Манас классы да кайдыгер калтырган жок. Бул класс эпостон алынган жана бардык белгилүү манасчылардын сүрөттөрү менен жасалгалаңган. Ошондой эле жуунчук бөлмөлөрү жана кенен чечинүүчү жайлары бар заманбап спорттук зал да оозду ачырды.

Каргалык АА калктын демилгеси менен пайдалы болгон объекттерди көрсөтүштү. Алар – куруулуп жаткан “Айдай” бала бакчасы жана чакан футбол талаасы. 75 орунга эсептелген бала бакчанын курулушуна жергилиттүү бюджеттен 10 млн. 100 мин. сом бөлүнгөн (ичин жасалгалао гана калды, 2015-жылдын январында объектти ишке киргизүү пландалууда). ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун эксперти Жоодар ЖУМАГУЛОВ мындай объекттерди курууда өкмөттүн сметалары 70 млн. сомго чейин жетерин, бул жерде реалдуу смета иштелип чыкканы жана куруулуш жергилиттүү бюджеттен каржыланганы Каргалыктын артыкчылыгы экенин белгиледи.

Каргалыктар өзгөчө сыймык менен коноктор-

го заманбап технологиялардын жардамы менен жабдылган чакан футбол талаасын көрсөтүштү: талаада жасалма чөп менен төшөлгөн, бийик тордон тосмолор жана жарык өткөрүлгөн. Талаада балдар чыныгы футболдук шаймандар менен футбол ойноп жаткан экен. Айрым катышуучулар чыдабай кетип өздөрү да балдар менен кошо топ тебише кетишти. Талаанын куруулушуна кеткен 1,5 млн. сом өлчөмүндөгү чыгымды депутаттар жана алардын үй-бүлөлөрү көтөргөн. Кеңештин сессиясында №62 токтом менен объект Абдраимов атындагы орто мектептин балансына өткөрүлүп берилген. Анткени объект ошонун аймагында курулган. Бул мисал башкаларга да жагып, эми ушул өндүү футбол талаасы кошуналарда да пайда болот – Тогуз-Торо аймагы объектти куруу учун каражатты ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун гранттык сыйнагында утуп алды.

Көк-Ирим ААда айылдык кеңештин төрагасы Билал КАСЫМКУЛОВ жергилиттүү кеңештин депутаттарынын иш бөлмөлөрүн сыймыктануу менен көрсөттү: “Көп убакыт бою иш учун жайы жок болгондуктан кеңештин депутаттары айыл өкмөттүн бөлмөлөрүндө иштеп жүрүштү. Муниципалитет ЭУЖӨБОЖ долбоорунун пилоту болгондон кийин депутаттар учун “Жергилиттүү кеңештин ишин уюштуруунун негиздери” деген атальшта тренинг өттү. Баамыбызда, ал бизге өз ишибизге башкача көз менен кароого жардам берди. Өз жайыбыздан баштайын деп чечтик: айыл өкмөтү бөлмө бөлүп берди, депутаттар акча чогултуп, аны жасалгалашты. Эми депутаттар да ыраазы, шайлоочулар учун да кеңеш менен баарлашуу учун шарттар түзүлдү. Ошондой



эле депутаттардын демилгеси менен айыл өкмөттүн имаратынын алдында маалымат тектасын орнотуу чечими кабыл алынды. Бул учун акча бөлүп, фундаментин куюп койдук. Бирок каржылоонун жетишсиздигинен улам мына ушуну менен иш токточ калган. Жардамга ЭҮЖӘБОЖ Долбоору келди. Долбоор беш метрлик маалымат тектасын орнотууга жардам берди, ал жерге болсо айыл өкмөттүн жана жергиликтүү кенештин иши тууралуу бардык зарыл маалыматтар жайгаштырылды”.

Сары-Булуң АА башчысы Тойгонбай МОЛДО-БАЕВдин баяндамасы да таасирлүү болду. Ал ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун пилоттук муниципалитети болбостон эле долбоор менен кызматташтыктан пайда таба алды. Сары-Булуң АА башчысы долбоордун негизги пайдасы – бул билим экенин, аны пилоттук өнөктөштөрдүн катарына кирбестен деле алса болот деп туура бүтүм чыгарган. Ошондуктан башчы долбоор муниципалитеттер учун уюштурган бардык иш-чараларга үзгүлтүксүз катышып турду. Натыйжада айылдык аймак жарандарды жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө тартуу моделин өз алдынча киргизе алды: өздөрүнүн күчү менен ЭКБА-сессиялар өткөрүлүп, 18 артыкчылыктуу көйгөй аныкталып, 3 демилгелүү топ түзүлүп, жамаат менен биргелешкен аракеттер Планы иштелип чыгып, 8 чогулуш (443 киши, анын ичинде 170 аял катышты), үч коомдук угуу өттү (255 киши, 120 аял). Мындан улам ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун чакан гранттар сынактык программасына катышкан Сары-Булуң АА балдардын оюн аянтасын куруу боюнча “Балдар биздин бактыбыз” долбоорун ишке ашыруу учун 1 млн. сом өлчөмүндө грант утуп алганы таң калычтуу деле эмес. Баса, жергиликтүү бюджети миллион сомго жетпеген Сары-Булуң АА айыл өкмөтүнүн жаңы имаратын жана жаңы мектепти куруп жатканы инвестициялар менен иш жолго коюлганынан кабар берет. Башчынын айтымында, ЭҮЖӘБОЖ Долбоору ЖӘБ ишинде көп бағыттар боюнча баалуу тажрыйба жана билим алууга жол ачып, практикалык аракеттерге түрткү берди. Аны менен катар калк менен кантит иш алып барыш керек, чогулуштарды жана коомдук угууларды кантит туура өткөрүү зарыл, инвестицияларды кантит тартса болот ж.б. боюнча маалыматтар баа жеткис болду.

КОРУТУНДУ

ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун ЖӘБ органдары менен иштөө боюнча адиси Жоодар ЖУМАГУЛОВ: “Менин баамымда, тажрыйба алмашуу сапары ийгиликтүү болду, себеби алдыга коюлган максаттарга жеттик. Темалар толугу менен ачылып берилди, катышуучуларга талкууга катышуу, өз тажрыйбасы менен бөлүшүү, сунуштарын берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бардык катышуучулар келе-чекте өз муниципалитеттеринде ишти жолго салууга жардам бере турган жаңы билимге, көндүмдөргө ээ болушту. Сапардын катышуучуларын кабыл алган муниципалитеттер абдан жакшы даярданышкан экен – жоопкерчиликтүү мамиле, командалык иш (депутаттар жана АӨ кызматкерлери бир бүтүн болуп иштешти), конокторго меймандос мамиле өзгөчө таасир калтырды”.

Өнүктүрүү саясат институту Тогуз-Торо районунун аймагында тажрыйба алмашуу сапарын өткөрүү идеясын колдоп берген жана иш-чараны даярдоо жана уюштуруу процессине активдүү катышкан, конокторду жеке өзү кабыл алып, кайра узаткан район акими Тилек ИДИРИСОВго ыраазычылыгын билдириет. Ыраазычылык сөздөрү акимдин орун басары Гүлжамал СУЛТАНГАЗИЕВАга да жолдонот. Ал даярдоо иштерине активдүү гана катышпастан, ошондой эле эки күндүк тажрыйба алмашуу сапарынын бардык иш-чараларына коноктор менен бирге катышты.

Өнүктүрүү саясат институту жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилерин райондук, облустук, республикалык деңгээлдерде тажрыйба алмашуу боюнча ар түрдүү иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү жаатында демилгө көтөрүүгө жана активдүүлүгүн көрсөтүүгө чакырат: “Башкалар сенин тажрыйбанды үйрөнгүсү келгени ишиндин сапаты жогору болгонун жана сен тандаган жол туура экенин таануу болуп эсептөт. Бул адамга ишеним берип, кесиптик жана жеке турмушта ийгиликтөрдө жеткени учун канаттануу сезимин тартуулайт” (Лъерка Крнкович, каржы министри, Хорватия).





Жергиликтүү кеңештин депутатына жардамга

Бектур ОРОЗБАЕВ,
ӨСИНИН ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун укуктук маселелер боюнча адиси

ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун адистери депутаттардан түшкөн көп сандагы суроолорду алуу менен жергиликтүү кеңештер үчүн бир топ консультацияларды өткөрүп турат. Алардын көбү айылдык кеңештин депутатынын ишин уюштуруу процессине тиешелүү. Сиздин көңүлүңүзгө алардын айрымдарына жоопторду сунуштайбыз.

СУРОО. Айылдык кеңештин сессияда кабыл алынган бардык эле токтомдорду сөзсүз жарыялаш керекпи? Же айылдык аймактын бардык жашоочуларына тиешелүү эң маанилүүлөрүн гана жарыяласа болобу?

ЖООП. Айылдык кеңештин бардык токтомдорун сөзсүз жарыялаш керек. Анткени ал басылмага чыкпаса, элге жарыяланбаса юридикалык күчкө ээ болбайт, ал эми кабыл алынган чечим аткарууга жатпайт. КР Конституциясынын 6-беренесинин 4-пунктуна ылайык, мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды (анын ичинде

жергиликтүү кеңештердин токтомдорун) расмий жарыялоо алардын күчүнө кириши үчүн милдеттүү шарт болуп эсептелет.

СУРОО. Кеңештин токтомунун текстине сессияда айтылган депутаттардын бардык суроолорун, сунуштарын, тапшырмаларын камтыш керекпи, же аларды протокол менен тариздеп, аткаруучуга өткөрүп берсе болобу?

ЖООП. Жергиликтүү кеңештин сессиясында суроолорду талкуулоо учурунда депутаттарда баяндамачыга тигил же бул тапшырма боюнча суроод



лор, сунуштамалар пайда болушу мүмкүн. Мындай учурда токтомдо негизги сунуштамаларды кыскача баяндап, аларды аткаруу мөөнөтүн белгилеп коюш керек. Токтомдун аткарылыши үчүн көзөмөлдү тийиштүү туруктуу комиссияга жүктөп койгон туура болот. Аткаруу мөөнөтү соңуна чыкканда аткаруучу кенештин сессиясында отчет берүүгө милдеттүү. Эгерде сессия учурунда докладдын темасына тиешеси жок суроолор же сунуштар айтылса, анда аларды өзүнчө протоколдук тапшырма катары тариздеп, кимге даректелсе, ошого аткаруу үчүн өткөрүп берсе болот. Бул суроолор жана сунуштар боюнча кенештин токтомун кабыл алуу керек эмес, бирок протоколдук тапшырманы аткарууга көзөмөл туруктуу комиссияга жүктөлүш керек.

СУРОО. Сессияга катышкан жарандарды жана расмий адамдарды депутаттарга тааныштырыш керекпи?

ЖООП. Кенештин сессиясына жергиликтүү кенештин депутаттары болуп эсептелбegen жарандар катышкан учурда айыл өкмөттүн жооптуу катчысы аларды каттайт жана алар тууралуу маалыматтарды протоколго киргизет. Андан кийин айылдык кенештин регламентине ылайык, катчы аларды регламенттин талаптары, сессияга катышшу тартиби жана этика талаптары менен тааныштырат. Эгерде катышуучулар сессиянын тартибин бузса, төрага бир нече жолу эскертүү жасай алат жана андан кийин регламентти бузган катышуучуларды отурум залынан чыгаруу тууралуу жол-жоболук маселени добушка коет. Конокторду депутаттар менен тааныштырбаса да болот. Депутаттар сезүйлөр алдында же каяша сезгө чыкканда өздөрүн тааныштырса болот.

СУРОО. Айылдык кенештин депутаттары мурдагы чакырылыштагы депутаттар кабыл алган чечимди жокко чыгара алабы?

ЖООП. Эгерде мурда кабыл алынган чечим мыйзамдардагы ченемдерге карама-каршы келсе, ага белгиленген мөөнөт соңуна чыккан учурда жокко чыгара алат. Мындай учурда депутаттар карама-каршылыктарды мыйзамдын ченемдери-

не шилтеме жасоо менен негиздеп бериш керек. “КРнын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” КР Мыйзамынын 10-беренесине ылайык, кенештин токтому төмөнкү учурларда өз күчүн жоготот:

- кенештин токтому же анын тийиштүү пунктыры эсеп кылышкан мөөнөт бүткөндө;
- мурда кабыл алынган токтомдун жоболоруна каршы келгенде же мурда кабыл алынган токтом өзүнө синирип алган жаңы токтом кабыл алынганда;
- мыйзамдарда белгиленген тартиpte айылдык кенештин токтомдору (анын пункттары) сот тарабынан конституциялык эмес же жараксыз деп табылганда;
- айылдык кенеш өз токтомун (пункттарын) күчүн жоготту деп тапканда же анын аракеттеринин (пункттарын) колдонулушу токтото турулганда.

СУРОО. Айылдык кенештин депутаттары бир эле адамды биринчи мөөнөтү аяктагандан кийин айылдык кенештердин биргелешкен отурумдарынын төрагасы деп шайлай алабы?

ЖООП. “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 21-1-беренесиндеги ченем төмөнкүдөй логиканы караштырат. Жергиликтүү кенештердин биргелешкен отурумунун төрагасы, президиум, катчылык жана эсеп комиссиясы бир жылга шайланат. Президиумдун, катчылыктын, эсеп комиссиясынын жана жергиликтүү кенештердин биргелешкен отурумунун төрагасы ушундай эле тартиpte жана мөөнөткө шайланыш керек. Бул ченемден улам жергиликтүү кенештердин биргелешкен отурумдарынын төрагасы жана башка айтлыган органдар бир гана жылга шайланыш керек. Кийинки жылы башка талапкерлер шайланууга укуктуу. Ошол эле кезде “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 21-1-беренесинин 9-бөлүгү депутаттарды бир эле адамды кайрадан шайлоого так эрежелерди көрсөткөн эмес жана аларды чектебейт. Ошондуктан депутаттар ушул эле адамды төрага кылыш кайрадан шайлоо укугунан колдоно алса болот.

СУРОО. Айылдык кенештин төрагасы бир жылдык мөөнөткө шайланана алабы?

ЖООП. Жок. “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 37-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, айылдык кенештин төрагалары айылдык кенештин сессиясында жергиликтүү кенештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө жашыруун добуш менен депутаттардын ичинен шайланат. Башкача айтканда, мыйзамда көрсөтүлгөн жүйөлөр болбосо жана ээлеген кызматынан бошотулуп калбаса же кызматтан кетүү тууралуу арызды өз алдынча жазбаса эле төрага кенештин ошол чакырылышынын мөөнөтү соңуна чыкканга чейин шайланат.



Подготовила Лариса ЛИ

ЖӨБ – прокуратура: тирешүүдөн кызматташтыкка

Биздин өлкөдө жарыланган коррупция менен аёсуз күрөш калктын бардык катмарларына таасирин тийгизди. Анткени бул балекет бийликтин жогорку тепкичтерине гана эмес, ишкерлер чөйрөсүнө да, социалдык секторго да, карапайым адамдардын турмуш-тиричилигине да жетти. Бул тууралуу акыркы жылдары көп чыгып, Кыргызстандагы коррупцияга жүргүзүлгөн түрдүү изилдөөлөр жана мониторингдердин натыйжалары айтып жатат. Түрдүү ракурстардан көрүнүштүү көнүл салып изилдөө өлкөнүн андан кийинки өнүгүүсү жана коом үчүн коррупциянын кесепттеринин терендигин жана терс таасирин түшүнүүгө болот. Анткен менен эксперттер кезектеги мониторингден кийин жасаган тыянактар кәэде талаштуу да болуп калат.

Айталы, Башкы прокуратура эң коррупциялашкан структуралардын рейтингин түзүп, бул кара тизменин баш сабына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын койгон. Муну сандык көрсөткүчтөрдөн улам – мыйзам бузуулардын суммасы боюнча жасаган. Натыйжада Салык жана Бажы кызматтары, соттор, атүгүл МАИ да ЖӨБдөн кийинки тепкичтерге жайгашкан.

Албette мындай тыянакка бары эле макул боло берген жок, изилдөөчүлөргө биринчи кезекте муниципалитеттер тарабынан көптөгөн суроолор пайдалуу болду. Айыл өкмөтүндө да коррупциялык фактылар жана көрүнүштөр орун алганын эч ким жокко чыгарбайт. Бирок ал жакта иштегендөр атайын эмес, билимдин, маалыматтын жетишсиздигинен же укуктук сабатсыздыктан улам мыйзамды бузган учурлар көп кездешет. Ушул себептерден улам терс кесепттерге алып келчү иштерди болтурбоо максатында, ошондой эле коррупция менен күрөштө ЖӨБ менен көзөмөл органдарынын биргелешип аракеттенүүсү үчүн Өнүктүрүү саясат институту өз ара пайдалуу байланыштар үчүн аянтча түзүү демилгеси менен чыкты. Июнь айында ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун кызматкерлери Жалал-Абад облусунун аймактарында “ЖӨБ органдарынын ишмердигендеги мыйзамдарды бузууну болтурбоо” темасына бир катар окутуучу семинарларды өткөрүштү.

БИЛИМГЕ ТОЛГОН ҮЧ КҮН

16-иүндуң Сузактагы мейманканалардын бириндеги жыйындар залында семинардын 50гө жакын катышуучусу чогулду. Алар – райондогу 13 айылдык аймактын өкүлдөрү, арасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, депутаттар бар. Алардын баары прокуратура кызматкерлери жана Эсептөө палатасынын инспекторлору менен жолугушууга келишти.

Семинарды ЭУЖӨБОЖ Долбоорунун улуттук программалар боюнча менеджери Асылбек ЧЕ-КИРОВ ачып, катышуучуларды Өнүктүрүү саясат институтунун ишмердиги, долбоордун милдеттери менен тааныштырып, ушул иш-чараны өткөрүүгө түрткү болгон себептер тууралуу айтып берди.

Сузак районунун прокурору Талантбек АКЫШЕВдин маалыматы да өзгөчө пайдалуу болду. Ал өз баяндамасын прокуратура органдарынын ишинин системасына, ЖӨБ органдары кайсы мыйзамдарды көп бузарына, коррупциялык жана башка кылмыштарды алдын алуу жана аларды болтурбоонун ыкмаларына арнады. АКЫШЕВдин айттымында, адатта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көп кетирген мыйзам бузуулар Эмгек кодексин жана ченемдик укуктук акттар тууралуу мыйзамдарды, муниципалдык менчikitи башкаруу чейресүндөгү мыйзамдарды, жер маселелери, жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө мыйзамдарды ж.б. сактабоого байланыштуу болот.

Күтүлгөндөй эле прокуроргосу олор көп болду. Алар жергиликтүү жамааттын турмуш тиричилигинин түрдүү чөйрөлөрүнө жана тармактарына тийиштүү болду. Бирок алар көбүнчө жергиликтүү кенештердин ишмердигине, ролуна жана ыйгарым укуктарына байланыштуу болду. Залдагы адамдар прокурордун өзүнөн төмөнкү суроолорго жооп алууга умтулушту: Айылдык кенештин төрагасы кызматтык жак болуп эсептелеби? Жергиликтүү депутаттар кенештин мурдагы курамы кабыл алган токтомдорду өз алдынча жокко чыгара алабы? Туруктуу бюджеттик комиссиянын атынан депутаттар айыл өкмөтүнүн бухгалтердик ишмердигин текшерүүгө укуктуубу?

Талантбек АКЫШЕВге баа бериш керек, суроолорго так, түшүнүктүү жана сылыйк жооп берип турду. Анткени андан ар кандай себептер менен жогору жакка даттангандан жадабаган, көп учурда ЖӨБ органдарынын ишине тоскоол болгон жаны тынбаган арызчыларга кандай мамиле жасаарын уккусу келгендөр да болду. Себеби эрежеге ылайык, эмгекчилдердин катына реакция – бул текшерүүлөр эмеспи. Балким кимдир бирөөгө бул суроо күлкүлүү угулушу мүмкүн, бирок кээ бир адамдар прокурордан эч күлкүсү жок эле өзгөчө арызчыларды “каратизмеге” киргизсе болобу деп кызыгышты.

Текшерүүлөрдүн өзү жана текшерүүчүлөр тууралуу суроолор да көп болду. Эч кимге жашыруун эмес, эгерде объект бир ревизордун көнүлүнө түшүп калса, анда анын артынан башка кызматтардагы жана ведомстволордогу кесиптештери да сөзсүз келет.

Окуу, окуу жана окуу

Көзөмөл органынын өкүлүнөн укуктук ликбез көп нерсеге айыл тургундарынын көзүн ачты. Аларды фискалдык жана тартип коргоо органдарынын, башка кызматтык жактардын аракеттерине туура реакция жасоого, чакырууларга жооп берип, ошондой эле коррупцияга каршы туруда аларды өнөктөш кылууга үрөттү десек да болот.

- Көп жыл мурда кабыл алынган жана мыйзамдык күчүнө кирген айылдык кенештин мыйзамсыз чечими учун ким жооптуу болот? Төрагабы же депутаттардын баарыбы? Адатта мындай кырдаалда прокуратуранын кызматкерлери мыйзамсыз токтомго кол койгон учун кенештин төрагасын жоопко тартууга умтулушат, - деп кызыкты Кыз-Көл айылдык кенешинин төрагасы КАЛИМБЕТОВ.

Көп эле кездешken мындай кырдаалды ЭҮЖӨБӨЖ Долбоорунун укуктук маселелер боюнча адиси Бектур ОРОЗБАЕВ чечмелеп берди. Анын айтмында, КР мыйзамдарына ылайык, жергиликтүү кенеш шайлануучу коллегиялык орган болуп эсептелет, анын токтом түрүндө таризделген бардык чечимдери добуш берүү жолу менен кабыл алышат. Тиги же бул маселе боюнча депутаттардын жалпы санынан көпчүлүгү колдоп добуш берсе, айылдык кенештин чечими кабыл алышында деп эсептелет.

- Мыйзамсыз чечим кабыл алган учурда төрага коллегиялык түрдө кабыл алынган чечим мыйзамдарга каршы келсе да, ал учун жеке өзү жооптуу болбош керек. Мындай учурда айылдык кенеш прокуратура органдарынын каршылыгы боюнча, соттун чечими боюнча же өз алдынча кабыл алынган чечимди жокко чыгарып, же ага өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен мыйзамдарга шайкеш келтириш керек. Төрага “каршы” добуш бере алат, бирок эгерде көпчүлүк депутаттар “макул” деп добуш беришсе, анда ал кабыл алынган чечимге кол коюуга жана аны ишке ашыруу боюнча чара көрүүгө милдеттүү. Бул токтомдун кесепетинен зыян келтирилсе, айылдык кенеш жалпысынан өз алдынча юридикалык жак катары жооп бериш керек.

Текшерүүлөр, аудит жана Эсептө палатасы жөнүндө

Семинардын катышуучулары Эсептө палатасынын Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмчөсүнүн мамлекеттик инспектору Иматулла САТИНБАЕВди чоң кызыгуу менен угушту. Анткени ал угуучуларды Эсептө палатасынын системасы, ЖӨБ органдарынын ишмердигине аудит өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү туура-луу айтып берип, жергиликтүү деңгээлде бюджеттик процесске аудит жасоонун өзгөчөлүктөрүнө, каржылык ишмердик жана жергиликтүү бюджетти ишке ашыруу чөйрөсүндө жергиликтүү органдар көп кетирген мыйзам бузууларга токтолду.

Эсептө палатасы тарабынан аудитти өткөрүү мөөнөттөрү, ошондой эле ири каржылык мыйзам бу-

зууларга жол берген адамдарга карата көрүлүп жаткан чарапал туралуу маалымат да пайдалуу болду. Алардын материалдары коллегиянын жыйынтыгы боюнча КР Башкы прокуратурасына гана өткөрүлүп берилет. Иматулла САТИНБАЕВ суроонун актуалдуулугун жакшы түшүнүү менен типтүү каржылык мыйзам бузуулардын табиятын жана аларды болтурбоонун жолдорун ийне-жибине чейин чечмелеп берди. Мисалы, бухгалтерлердин товардык-материалдык баалуулуктарды сатып алууда, иш сапарына кетчу чыгашалар, кошумча акча, эргүү күндөрү учун акча төлөп берүүлөр, тендерлерди өткөрүү, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу бөлүгүндө ЖӨБ көп кетирген мыйзам бузуулар ж.б.

Белгилүү болгондой, иш-чаралынын ийгилиги баяндамачылардан, теманын маанисинен гана эмес, көп учурда аудиториядан да көз каранды. Ал эми аудитория активдүү да, чечкиндүү да, кайдыгер эмес да болду. Катышуучулар эч тартынбастан прокурорго жана Эсептө палатасынын инспекторуна бир топ ыңгайсыз суроолорду узатып жатышты, бирин бири кайталаган функцияларды аткарған текшерүүлөрдө көңүл буруп коюуну өтүнүштү. Залдан текшерүүлөрдү ирээтке келтирүүгө, муниципалдык кызматчылардын жана айылдык кенештин депутаттарынын дараметин жогорулатууга, ошондой эле ушул өндүү семинарларды ички иштер органдарынын органдарынын өкүлдөрү, сотор, салык органдары менен да өткөрүү сунуштары түштү. Айрым мыйзамдарды, анын ичинде жалган арызчыларды административдик жоопкерчиликке тартуу маселелери боюнча мыйзамдарды бүгүнкү күндүн чындыгына жакындаштыруу сунушу берилди.

Ноокендин жана Базар-Коргондун көйгөйлөрү окшош

Ушундай эле маанай – кызыгуу жана өз укуктары менен милдеттери туралуу көбүрөөк билүү, калк менен иш алып барууда жардам бере турган билимге ээ болуу каалоосу Ноокен районундагы семинарда да байкалды. Ал жакта район прокурору жана Эсептө палатасынын өкүлү менен жолугушууга 30га жакын адам келди. Алардын арасында айыл өкмөт башчылары, кенештердин төрагалары, каржы жаатындагы жергиликтүү адистер жана башакалар бар.

Семинардын башкы баяндамачысы Ноокен районун прокурору Торо КОЖОШЕВ болду. Прокуратуранын ишмердиги туралуу маалыматтан тышкары ал ЖӨБ органдары көп кетирген мыйзам бузууларга токтолду. Бул жерде жаңы эч нерсе деле жок – Сузак районундагыдай эле көрүнүш. Алар: эмгек мыйзамдарын, жер маселелерине байланышкан мыйзамдарды чечмелөөдө талаштуу учурлар.

Баяндамачы өз сөзүндө муниципалдык менчикти башкаруу, муниципалдык кызмат, жаарандардын кайрылууларын кароо чөйрөсүндөгү кылмыштарга да токтолуп, жергиликтүү кенештердин депутаттарынын статусу туралуу суроолорго жооп берди. Прокурор кызматkeri коррупцияга каршы туруда ЖӨБны өнөктөш катары кабыл алганы кубанды-

рат. Ал укук бузууларды алдын алуу ишинде ЖӨБ органдары менен өз ара аракеттешүү сунушун колдоого алды. КОЖОШЕВ ушул маселе боюнча жергилитүү мамлекеттик администрация менен биргеликте семинарларды өткөрүүнү, юридикалык консультацияларды берүүнү, мыйзамдардагы нормаларды чечмелеп берүүнү сунуштады.

Эсептөө палатасынын инспектору Иматулла САТИНБАЕВ пландык аудит, мамлекет башчысынын, КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, өкмөттүн, ошондой эле козголгон қылмыш иштери боюнча тартип коргоо органдарынын жетекчилеринин тапшырмасы боюнча пландан тышкаркы көзөмөл иш-чаралары тууралуу толук маалыматты берди.

Инспектор натыйжалуулук аудитин жана шайкештик менен айырмачылыкка аудитти өткөрүүнүн тартиби жөнүндө кенен айтып берди. Эсептөө палатасынын ыйгарым укуктары, Эсептөө палатасы үчүн белгиленген чектөөлөр жана укуктары менен тааныштырып чыкты. Мисалы, инспектор ишмердиги аудитке кабылган объекттин кызматтык жактарына жана кызматкерлерине карата административдик жана башка санкцияларды төлөтүгө укуксуз.

Семинардын көптөгөн катышуучулары ири каржылык бузууларга жол берген адамдарга карата көрүлүп жаткан чараптар тууралуу билишкен эмес. Алар боюнча материалдар коллегиянын натыйжалары боюнча прокуратура органдарына өткөрүлүп берилет. Мурда мындай иштер менен бардык тартип коргоо органдары алектенчү. Ал ЖӨБ органдары кетирген каржылык укук бузуулардын себептери төмөн квалификация жана айыл өкмөт аппаратынын финансы кызматкерлеринин компетентсиздиги, мянанын аздыгы, кадрлардын бир жерде токтобогону экенин белгиледи.

Кийинки күнү “ЖӨБ органдарынын жана мамлекеттик органдардын өз ара аракеттешүүсү. ЖӨБ органдарынын ишмердигиндеги мыйзамдарды бузуун болтурбоо” аттуу семинар Базар-Коргон районунда өттү. Бул жерге райондук прокурорду, Эсептөө палатасынын адисин, ошондой эле Өнүктүрүү саясат институтунун укуктук маселелер боюнча экспертирин үгуу үчүн акимдин орун басары, райондук адистер, тогуз айылдык аймактын өкүлдөрү келишти.

Угуучулар ошол күнү райондук прокурордун жана Эсептөө палатасынын инспекторунун оозунан бир топ пайдалуу маалыматты угушту. Алар коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн кандай иштер жасалып жатканын айтып бериши. Бирок семинардын эң кызыктуу жана күтүлгөн бөлүгү суроо-жоопко бөлүнгөн убакыт болду.

Кызматтагы адамдарга кәэде өтө жөнөкөй суроопорду да узатып жатышты. Мисалы, жетекчи дем алыш күндөрү кызматтык машинени коомдун иши үчүн пайдаланса, бул үчүн аны жазалаш керекпи? Коррупционерлерге жарыяланган согуш жөнөкөй жарандардын көнүлүн мурда алар байкабаган нерселерге бура баштады. Коомчулук кызматтык абалды кыянаттык менен пайдалануу факттарына өтө

катаал мамиле жасоодо. Мындай учурда ашкере аракеттерге да жол берилип кетет, анткени жашоодо бардык нерсени мыйзамдарга жана эрежелерге такап коюу мүмкүн эмес да.

Жалал-Абад облусундагы уч семинарда төн жаңырган суроолор жана жооптор ЖӨБ үчүн практикалык кызыгууну жараткан үчүн ӨСИ эксперттери аларды чогултуп, өзүнчө макала түрүндө жарыялону чечти. Макала “Муниципалитет” журналынын жакынкы сандарында чыгып калат.

Сузакта жана Ноокенде болгондой эле, базар-коргондуктар да текшерүүлөр тез-тез жүрүп жаткана даттанышты. Акыркы жылдары биздин өлкөдө ишкерчилик чөйрөсүн жакшыртуу үчүн көп эле иштер жасалганы менен, семинарлар көрсөткөндөй, текшерүүлөр ушул кезге чейин бизнестин гана эмес, муниципалдык кызматтын да баш оорусу бойдон кала берүүдө. Базар-Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруучулук бөлүмүнүн жетекчиси А.САДЫКОВдун айтымында, 2013-жылы Базар-Коргон районунун муниципалитеттеринде көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдар тарабынан 160 текшерүү катталган.

Ишке тоскоол кылыш жаткан текшерүүчүлөрдүн демин басууну өтүнгөн, талап кылган, сунуштаган үндөр туш тараптан жаңырды.

ӨСИ алга жылууну сунуштады

Корутунду сөзүдү Бектур ОРОЗБАЕВ айтып, прокуратура органдарынын жана Эсептөө палатасынын ишмердигине дагы бир жолу токтолду, ошондой эле жергилитүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзамдарды бузуусун болтурбоо үчүн аталган мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттешүүнү жана кызматташууну сунуштады. Ал угуучулардын көңүлүн коррупция менен күрөштө прокуратураны жазалоочу орган катары эмес, көмөктөшчү орган катары кабыл алууга бурду. Ал эми Эсептөө палатасы – каржылык мыйзам бузууларды аныктап чыккан жөн гана структура эмес, ал жергилитүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн көнөшчи да боло алат. ӨСИнин укуктук маселелер боюнча адиси ЖӨБ өзүнүн укуктук билимин жакшыртуу жана консультацияларды алуунун жардамы менен мыйзамдарды бузууну болтурбоо жолу менен ушул мамлекеттик органдардын дараметин өз пайдасына колдоно алат жана ошентиш керек деп эсептейт. Эгерде суроолор, талаш-тартыштар же жаңжалдар пайдала аларга оозеки же кат жүзүндө кайрылса болот. Компетенттүү органдардан түшүндүрүп берүүнү өтүнсө болот, ал эми алар ошол маалыматты берүүгө милдеттүү. Белгилүү болгондой, кыбыраган кыр ашат эмеспи.

Бул иш-чара прокуратуранын жана Эсептөө палатасынын өкүлдөрүнүн эсинде калары талашсыз. Анткени ал ой толгоолорго бир топ жем таштады, аларга күн сайын ар кандай бюрократиялык тосмолорду жөнөп келаткан реалдуу адамдардын чыныгы жашоосуна сүнгүп кириүгө жол берди.



Кыргыз Республикасында муниципалдык кепилдик фондор

Малик АБАКИРОВ,

Кыргыз Республикасынын Кепилдик фонддор ассоциациясынын төрагасы

2014-жылдын августунда Кепилдик фонддор ассоциациясы (КФ) “Кара-Балта” КФ түзүлүшүнүн жана өнүгүүсүнүн беш жылдыгын майрамдоого катышты. “Кара-Балта” КФ 2009-жылы катталган, ал эми ишин 2011-жылы эл аралык донордук долбоордун жардамы менен баштаган. Дал ушул “Кара-Балта” кепилдик фондунан Кыргызстандагы кепилдик фонддор системасы түптөле баштаган. Кара-Балта шаарынын мэриясы жана кеңеши КФ капиталына жергилитүү бюджеттен каражат белүшкөн жана ишкерлер насыя алууда зарыл болгон жардамды көрө баштаган. Ошондон кийин дагы беш кепилдик фонду ачылып, ишин ийгиликтүү алып кеткен. Кепилдик фонддору шаарлардын, элlettik региондордун жана облустун масштабында ишке ашырылып, ишкерчиликти өнүктүрүүгө иш жүзүндө жардам берип келатат.

Аймактарды өнүктүрүүдө маанилүү маселе болуп ишкерлердин каржылыкка жетүүсү эсептелет. Кыргызстанда каражатка жеткиликтүүлүк маселеси бир катар себептерден улам өзгөчө элlettik ишкерлер үчүн көйгөйлүү болуп турат: банк инфраструктурасынын жана микрокаржы түзүмдерүнүн (МКТ) жетишсиздиги; МКТнын пайыздык коюмдарынын өтө жогору болгону; кепилдикке жогорку талаптар коюлганы; ишкерлерде кепилдиктин жетишсиздиги.

Ишкерлердин банкка насыя сурап кайрылганына жасалган анализ көрсөткөндөй, банк кардарларынын жалпы санынан 40-50% насыянын зарыл болгон суммасын алуу үчүн жетиштүү даражадагы кепилдиги жок болуп чыгат (банктын 150 мин залымчысынан 50дөн 75 минче чейинкилеринде). МКТнын кардарлары болуп 420-450 мин ишкер

эсептелет. Алардын көбүндө да кепилдик жок. Ошентип банктын жана МКТнын 600 мин залымчысынын 200 мингө жакынында кепилдик берүүдө маселе жарапат (банктын 50-75 мин кардары жана МКТнын 125-150 мин кардары).

Экономиканын өсүшүн жана ишкерлердин абалынын жакшыра башташын эске алуу менен алардын насыяга болгон керектөөсү жыл сайын өсүүдө, ал эми банктардын кепилдиктин наркын баалоосу анын базар баасынан орточо 50-60% бойдон калууда.

Ишкерлердин кошумча кепилдикке болгон керектөөсү Кыргыз Республикасынын Кепилдик фонддорун (КФ) түзүүгө себеп болду. Кепилдик фонддору ишкерлерге насыянын зарыл болгон суммасын алуу үчүн кепилдиктин жетпей жаткан бөлүгүн берүү менен ишкерлерде кепилдиктин же-



тишсиздиги өндүү маселени чечүүдө.

Донордук жардам боюнча эл аралык долбоордун колдоосу алдында Кара-Балта, Жалал-Абад, Каракол шаарларында жана Сарай айылдык аймагында төрт pilottuk кепилдик фонду түзүлдү. Кепилдик фонддорунун негиздөөчүлөрү болуп аталган шаарлардын мэриялары жана Сарай айыл өкмөтү болуп эсептелет.

Андан кийин кепилдик фонддору Ош жана Кант шаарларында түзүлдү. Бул фонддорого жардамды Кыргыз Республикасынын Кепилдик фонддор ассоциациясы көрсөттү.

Кепилдик фонддорунун ишинде тобокелчиликит азайтуу максатында жана фонд насыя мекемеси болбогонун эсепке алуу менен бардык кардарлар фондго банк аркылуу келет деген чечим кабыл алышынды. Банктарда кардарлардын насыя төлөө жөндөмдүүлүгүнө, насыяны натыйжалуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө толук анализ жасалып, ишкердин колунда болгон кепилдик камсыздандыруусуна баа берилет. Насыя берүү тууралуу чечим бекитилгенден кийин жана ишкер үчүн зарыл болгон көлөмдө насыя алуу үчүн кепилдик жетишсиз деген милдеттүү шарттан соң алар КФке кепилдик сурал кайрылышат.

Кепилдикти ким берет?

Егерде ишкерлерге зарыл болгон сумманы алуу үчүн кепилдик жетпей жатса, алар аны кантит алышат? Мисалдын негизинде түшүндүрүп берели. Ишкер 500 мин өн сом насыя алгысы келет дейли. Бул үчүн ал банкка кайрылат. Банк анын бизнесин баалап, бизнес-планын, насыя таржымалын карап чыгып, кепилдикти баалагандан кийин 400 мин өн сунуш кылат. Бирок ишкерге 500 мин өн сом керек да. Мындан учурда банк ишкерге 100 мин өн сом суммасына кепилдик суроо үчүн Кепилдик фондуда кайрылууну сунуштайт.

Кепилдик берүү тууралуу өтүнч келтирилген табыштама банктан КФке түшөт. Ал жерде конкреттүү залымчыга байланыштуу банк филиалынын насыя

комитетинин чечими, бизнес-планга жасалган анализ, колдо болгон кепилдиктин канчага бааланганы жана башка материалдар болот.

КФ беш жумушчу күндүн ичинде табыштаманы карап чыгат жана кепилдикти берүү же баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат. 100 мин сомго кепилдик берген учурда ишкер банктан зарыл болгон 500 мин өн насыяны алат.

КФ кепилдикти берүүдө негизги шарттар төмөнкүлөр:

- кепилдиктин суммасы насыя суммасынан 30% ашпаш керек;
- кепилдиктин суммасы кепилдик фондунун капиталынан 5% ашпаш керек;
- кепилдик бир жылга чейин берилет (бул КФ жогору капитализацияга жеткенге чейинки убактылуу шарт);
- кепилдик КФтин Байкоочу көнөшинин чечими менен бекитилген экономиканын белгилүү бир тармактарына берилет.

Бүгүнкү күндө артыкчылыктуу багыттар болуп төмөнкүлөр эсептелет: өндүрүш, айыл чарбасы жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, кызмат көрсөтүүлөр жана соода.

Кепилдик фондунун пайдасы эмнеде?

КФ кепилдик бергенден кандай пайда көрөт? КФ ишкерден 1 жылдык мөөнөткө кепилдик берүү менен кепилдик суммасынан 1,5% алат. Ал эми ишкер банкка бардык 500 мин сомдун пайыздык коюмун төлөйт.

КФ туруктуулугунун максатында алгач алардын өзүн өзү актаганы башкы тапшырма болсо, учурда бардык кепилдик фонддор өзүн өзү толук актап, кирешелүү болуп калды. Пайдалуулук кирешелердин төмөнкү түрлөрү менен камсыздалат:

- 1 жылдык мөөнөткө берилген кепилдиктин суммасынан 1,5% көлөмүндө комиссиялык киреше, аны бир жолку тартипте кепилдик алыш жаткан ишкер төлөйт;
- өнөктөш банктын депозиттик саясатына жана депозиттин мөөнөттөрүнө жараша жылына 8ден 15% чейинки коюм боюнча депозит боюнча пайыздар;
- убактылуу эркин каражаттарын КФ жогорку өтүмдүүлүгү жогору болгон баалуу кагаздарды – КР Улуттук банкынын ноталарын же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик казына векселдерин сатып алууга жумшай алат.

Кирешенин жогоруда аталган түрлөрү бардык административдик чыгымдарды жабуу үчүн киреше алууга жол берет. Эсептөөлөр көрсөткөндөй, Кыргыз Республикасынын каржы базарынын шарттарында КФ ишинин туруктуу, натыйжалуу жана кирешелүү болуусу үчүн минималдык капитал 6,0

KF кепилдик фонддорунун ишинин көрсөткүчтөрү, млн. сом менен

KF көрсөткүчтөрү	2013-ж. 31-декабры	2014-ж. 30-июн
KF саны	5	6
Капитал	20	32,6
Берилген кепилдиктердин саны, бирдик	154	285
Кепилдиктердин суммасы	19	26,6
Банк берген насыялардын суммасы	41	115,1
Ишкерлердин тапкан пайдасы	240	330
Жаңы түзүлгөн иш орундары, бирдик	115	202
Колдоого алынган иштеп жаткан жумушчу орундар, бирдик	414	657
Кепилдиктердин орточо суммасы, мин. сом	105	110
Кайтарымдуулугу, %	100%	100%
Кайтарылган кепилдиктердин саны, бирдик	43	78
Жергилитүү бюджетке түшкөн салык	1	1,2
Кепилдиктер төм. берилди:		
– өндүрүшкө,	7%	
– айыл чарбасына жана кайра иштетүүгө,	36%	
– кызмат көрсөтүүлөргө,	11%	
– соодага	46%	

буштан кабыл алынган чечими менен Кыргыз Республикасынын Кепилдик фонддор ассоциациясын мүчөлүккө кабыл алышына көмөктөштү.

Келечекте

KF Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төмөнкү программаларынын катышуучусу болуп эсептелет: 2014-2017-ж.ж. Кыргыз Республикасын Туруктуу өнүктүрүү стратегиясы; эллеттик ишкерлер үчүн пайыздык коюмду субсидиялоо боюнча программалар; Экспорттуу өнүктүрүү стратегиясы; “2014-2017-ж.ж. банк

млн. сом өлчөмүндө болуш керек. Ошондуктан “Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө” Мыйзамда КФтин талап кылышкан минималдык капиталы жогоруда аталган көлөмдө белгиленген.

Банктардын өздөрүнүн демилгеси менен алар кепилдик 1 жылга болгон учурда да насыяны 2-3 жылга беришет. Бир жылдан кийин берилген кепилдиктин суммасы KFке кайтарылат жана башка ишкерге кепилдик берүү үчүн колдонулат. Банк менен болгон бардык өз ара мамилелер KF менен банк ортосундагы макулдашууда көрсөтүлөт. КФтин өнөктөш банктары болуп “РСК-Банк” ААК, “Азия банкы” ЖАК жана “Кыргызстан” банкы эсептелет. Өнөктөш банктардын санын көнөйтүү маселеси күнтарибинде турат.

Алгачкы натыйжалар

“Кара-Балта”, “Жалал-Абад” кепилдик фонддорунун, “Сарай”, “Каракол” жана “Ош”¹ KF ишинин натыйжалары таблицада көлтирилген.

Таблицадан көрүнүп тургандай, бардык КФтин ишиндеги сандык жана сапаттык көрсөткүчтөр жакшы: берилген кепилдиктердин жана насыянын суммасы өсүүдө; кепилдиктердин жана насыялардын кайтарымдуулугу 100% түзөт; КФтин жана ишкерлердин кирешеси өсүүдө; жаңы түзүлгөн жана колдоого алынып, иштеп жаткан жумуш орундарынын саны көбөйүүдө; бюджетке түшкөн салыктар өсүүдө.

Мунун баары Европа биримдигинин Кепилдик фонддор ассоциациясы (АЕСМ) Директорлор көнешинин 2014-жылдын 4-сентябриндагы бир до-

системасын өнүктүрүүнүн негизги багыттары” ж.б.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2013-жылдын 18-декабрында №678 токтомду кабыл алды. Анда муниципалитеттерге ишкерчиликти өнүктүрүү үчүн өз аймактарында кепилдик фонддорун түзүү сунушталат. Ушундан улам Кант шаары бул сунушту колдонууга алды, ал эми Нарында, Лейлек районунда, Токмокто, Балыкчыда ж.б. KF түзүү маселеси каралууда.

КФтин практикадагы иши мыйзамдардагы кемчиликтөрдө аныктоого жардам берди жана “Кыргыз Республикасындагы Кепилдик фонддору жөнүндө” мыйзам кабыл алынды. Кыргыз Республикасында кепилдик фонддор системасы “жогору жактан” танууланбастан жана модалуу бир көрүнүш болбостон, муниципалитеттерде, аймактарда чакан жана орто бизнестин көркөтөөлөрүнөн түзүлгөнү анын артыкчылыгы болуп саналат.

¹ Кыргыз Республикасынын Кепилдик фонддор ассоциациясынын маалыматтари.



Швейцария Өкмөтү жана Британиянын Эл аралык өнүктүрүү боюнча министрлиги каржылаган, Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган “Элдин үн жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун (мындан ары – ЭҮЖӨБОЖ Долбоору) жаңылыктары

Британиянын КРдагы элчиси жети муниципа- литетке таштанды тазалоо жана чыгаруу үчүн атайын техникинын ачкычтарын тапшырды



Элет тургундары таштанды тазалоочу техникинын эскиргенинен же такыр эле жок болгонунан улам айылдарда тазалык көйгөйлүү маселелердин бири болгонун айтып, даттанып келишет. Ушуну менен бирге жаз-жай мезгилдери башталары менен жугуштуу оорулардын саны да өсүп, бул биринчи кезекте балдарга жана кары адамдарга коркунуч жаратуда. Калктын баамында, таштанды чыгаруу үчүн атайын техникины сатып алуу же катуу тиричилик калдыктарын (КТК) тазалоо жана чыгаруу боюнча ишкананы уюштуруу ЖӨБ органдары үчүн артыкчылыктуу маселе. Адамдар ЖӨБ органдарынан ушул маселени чечүү үчүн каржылык колдоо күтүүдө, атүгүл өздөрү да кызмат көрсөтүү үчүн акча төлөп, аны ишке ашырууга катышууга даяр. ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жети пилоттук муниципалитети жарандардын жардамы менен таштанды тазалоо маселеси артыкчылыктуу болгонун аныктап, гранттык сыйнак үчүн долбоорлорду даярда-

шып, андан женип чыгып, ошону менен алардын ар бири миллион сомдон алышты. 2014-жылдын август жана сентябрьнда Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарындагы темөнкү айылдык аймактардын башчылары атайын техникинын ачкычтары тапшырылды.

- Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Ала-Бука АА башчысы Гүлнара УМАРОВА, “Таштанды – сен менен күрөш башталды” долбоору.
- Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим АА башчысы Нурмырза АБДРАХМАНОВ, “Айылдагы маданият тазалыктан башталат” долбоору.
- Ысык-Көл облусунун Тон районундагы Болот Мамбетов АА башчысы Ильичбек КОЧКОРОВ, “Тазалык – келечек тууралуу камкордук” долбоору.
- Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Жети-Өгүз АА башчысы Улан ДАЛИЕВ, “Атайын техникины сатып алуу менен КТК жыйино жана ички жолдорду ондоо боюнча кызмат көрсөтүү” долбоору.
- Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Курманбек АА башчысы Ярасулбек МОЛДОБАЕВ, “Атайын техникины сатып алуу менен КТК жыйино жана ички жолдорду ондоо боюнча кызмат көрсөтүү” долбоору.
- Жалал-Абадоблусунун Ала-Бука районундагы 1-Май АА башчысы Мухтар УШЕРБАЕВ, “Таштанды – биздин жалпы көйгөйүбүз”.
- Ысык-Көл облусунун Түп районундагы Тогуз-Булак АА башчысы Жалообай БЕКТУРСУНОВ, “Шыдыр жол” долбоору.

“ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун алқагында жергиліктүү маанидеги маселелерди чечүүгө жана жергиліктүү жамааттын турмуш шартын жакшыртууга багытталган демилгелерди колдоого колдо-нулчу каражаттар каралган, - деп билдириدى Долбоордун жетекчиси Бекболот БЕКИЕВ. – Башкача айтканда алар сурамжылоо, фокус-топтор жана элет кейгейлөрүн биргелешип аныктоо (ЭКБА-сессиялары) боюнча иш-чаралардын жардамы менен калк аныктаган артыкчылыктарга шайкеш келиш керек. Биз Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарындагы жети эллеттик муниципалитеттин ар бирине атайын техниканы – КТК тазалоо жана чыгаруу, ошондой эле ички жолдорду ондоо үчүн түрдүү кошумча агрегаттар менен жабдылган “Беларус 82.1” үлгүсүндөгү тракторду сатып алууга 1 млн. сомго бааланган сертификаттарды тапшырып жатабыз. Биздин практикабызда калыптанып калгандай,



гранттын каражаттары эллеттик муниципалитеттердин жергиліктүү бюджеттерине каторулду. КР Каржы министрлигинен окуудан өткөн соң ЖӘБ қызматкерлери сатып алууларды өз алдынча жүргүзүп калышкан”.

Иш-чарага Британиянын Кыргыз Республикасындагы Элчиси Жудит ФАРНВОРТ айымдын катышканы бул салтанатка өзгөчө көрк кошту. “Демократия, коопсуздук жана өнүгүү – кыргыз-britан қызматташтыгынын негизинде мына ушул өзөктүү принциптер жатат. Менимче, акыркы жылдары биз бардык багыттар боюнча прогресске жетише алдык. Өкмөт жана Парламент баштаган реформаларды колдоо боюнча бир катар маанилүү демилгелерден тышкary биз ошондой эле Кыргызстан боюнча миндеген адамдардын турмуш шартын сезилерлик өзгөрткөн долбоорлорго жеринде колдоо көрсөтүп келатабыз, - деп айтты элчи Жудит ФАРНВОРТ. – Биз жергиліктүү жамааттардын турмуш шартын колдоого жана жакшыртууга багытталган жергиліктүү өнүгүү процессине катышып жатканыбызга кубанычтабыз”.

Камчы ИСРАИЛОВ, Көк-Серек айылдык аймагынын башчысы: “Бул биздин аймакка чоң жардам болду, экскаваторду сатып алуу менен эми муниципалитетті өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык деңгээлин көтөрө алабыз. Биздин айылдагы көйгөй – селдин айынан жолдордун жана көпүрөлөрдүн тез-тез жараксыз абалга келип турганы. Мунун айынан айдалган жерлер жана үй чарбачылыгы жок болууда. Эми биз ушул маселелерди чечүүдө элизбизге жардам бере алабыз”.

ПРЕСС-СЕССИЯ: грант ЖӘБ органдары үчүн инвестицияларды башкаруу үчүн машиктырғыч катары



Акыркы учурларда грант темасы коомдо қызуу талкууларга себепчи болуп келат. ЭҮЖӘБОЖ Долбоору гранттык жардамды пайдаланууну ЖӘБ органдары инфраструктуралы өнүктүрүүгө

жана қызмет көрсөтүүлөрдү жакшыртууга багытталган жергиліктүү бюджеттен инвестицияларды жоопкерчиликтүү жана натыйжалуу башкарууну үйрөнгөн кандайдыр бир машиктырғыч катары карашат. Мынданай каражаттарды башкаруунун ӨСИ пилоттук муниципалитеттерде жайылтып жаткан усулдарды “жаңы велосипедди ойлоп табууну” сунуштабайт, бирок ЖӘБ органдарын гранттарды жана инвестицияларды башкаруу маселелерине натыйжалуу менеджменттин принциптери талап кылганда мамиле жа соого үйрөтөт. Ал принциптер: артыкчылыктуу керектөөлөргө таянып, мыйзамдарга ылайык, мүмкүн болушунча ачык-айкын жана келечектеги натыйжа үчүн болгон жоопкерчилик менен кароо. 2014-жылдын жайында жана күз мезгилиниң башында ЭҮЖӘБОЖ Долбоорунун демилгеси менен Бишкек шаарынын, Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын журналисттери үчүн

еткөрүлгөн пресс-сессиялар гранттык программаны ишке ашыруунун жүрүшүндө пайда болгон суроолорго жана маселелерге арналды.

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Чакан гранттар программынын жалпы көлөмү 59 миллион сомду түзөт. 2013-жылы ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун алкагында Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын бир нече айыл өкмөттөрүнүн бюджеттери каржылык жардам алысты. Алардын долбоордук табыштамалары оор атаандаштык кармашта утуп чыгып, ар бир жамаат 20 000 швейцар франктан (бир миллион сомдун тегерегинде) каражат алысты. Каражаттар таштанды тазалоо үчүн атايын техникины сатып алууга, айылдарды абаттоого, бала бакчалардын курулушуна жана ремонтуна жана башка максаттарга жумшалды. Бул жылы 2014-жылдагы сынакта утуп алган 10 кошумча гранттык долбоордун жана 26 гранттык долбоордун үстүнөн иш жүрүп жатат.

Гранттар боюнча менеджер Султан МАЙРАМБЕКОВдун айтымында, гранттар – бул асмадан түшкөн бекер оокат эмес. “Биз муниципалитеттерге каражат бөлөөрдөн мурда алар көптөгөн баскычтардан өтүш керек. Бардык каражаттар максаттуу, багыты боюнча – таштанды тазалоо үчүн техникины сатып алууга, айылдарды абаттоого, бала бакчалардын курулушуна жана ремонтуна жана башка максаттарга жумшалуусу үчүн биз бардык гранттык долбоорлорду катуу көзөмөлдөйбүз. Биз эллеттикердин турмуш шартын жакшыртууга өзүбүздүн колдон келген салымбызызды кошо алабыз деп ишенебиз”. ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Чакан гранттар программыны муниципалитеттерге кошумча каржылоонун жардамы менен

канрайдыр бир маселени чечүүгө жардам берет. Бирок бул Программанын негизги максаты эмес. Программа биринчи кезекте эллеттик ЖӨБ органдарын жергилитүү бюджеттен инвестицияларды башкарууга үйрөтүү максатын көздөйт. ЭҮЖӨБОЖ Долбоору берген гранттык жардам жергилитүү бюджетке жиберилет жана Каржы министрлигинин Окуу борборунан тийиштүү окуудан өтүп, айыл өкмөтүнүн атынан ЖӨБ органдары сатып алууларды өз алдынча жүзөгө ашырат. Сатып алуулардың өткөрүүдө көп маселелер жараплат, бирок алардын баары эле жол-жоболорго же билимге байланган эмес. Негизги тоскоолдук – жергилитүү бизнестин зарыл болгон документтерди өткөрүүгө жана толугу менен сатып алуулар тууралуу мыйзамдарга ылайык иштөөгө даяр эместиги. Аны менен катар көптөгөн ишкерлер талап кылышынан деңгээлде лицензияны алалбайт, тендер үчүн зарыл болгон документтердин пакетин түзө алышпайт.

“Албетте бардык эле муниципалдык кызматчылар мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырганды билбейт. Ошондуктан гранттарды берүү жана инвестицияларды башкаруу процесси көп учурда токтоп турат. Бирок бизнес дайыма эле тендерге катышууга даяр эмес. Бизнестэн сапатсыз табыштамалар түшкөндүн натыйжасында айрым пилоттук муниципалитеттер тендерлерди эки-үч жолу өткөрүп, убактысын жана күчүн текке кетирип алышат. Бизнес менен жергилитүү өз алдынча башкаруунун натыйжалуу өз ара өнөктөш мамилелери – бул эки тараптан тең көнүлдү жана жолжоболорду билүүсүн талап кылган эки тараптуу процесс”, - деп айтты журналисттерге Султан МАЙРАМБЕКОВ.



Мамлекеттик салык кызматынын жүздөн ашун кызматкери ЖӘБ деңгээлинде “Салыктық укук ма- милелери чөйрөсүндө ЖӘБНЫН ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө” убактылуу жобо- ну жайылтуу маселеси боюнча окуудан өтүштү



2014-жылдын 8-сентябринан 15-сентябрьна чейинки мезгил аралыгында Кыргыз Республикасынын аймагында “Салыктық укук мамилелери чөйрөсүндө ЖӘБНЫН ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө” Убактылуу жобону жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын деңгээлинде жайылтуу маселеси боюнча салык кызматынын аймактык, райондук жана шаардык бөлүмчөлөрүнүн жетекчилири жана кызматкерлери учун семинарлар өттү. Семинарды ЭҮЖӘБОЖ Долбоору Мамлекеттик салык кызматы менен биргелешип уюштурду. Семинарга Кыргыз Республикасынын бардык облустарынан жана шаарларынан МСКнын 128 кызматkeri катышты. Семинар окутуучу мүнөзгө гана ээ болгон жок. Анын жүрүшүндө ушул Жобону жайылтуу жол-жоболоруна карата

практикер тарабынан сунуштар жана эксперттүүлөр чогултуулуп алышы. Ал эми анын жыйынтыгы боюнча, сунуштамалар иштелип чыкты. Алар кийин-чирээк МСК жетекчилигинин каросуна жиберилди. Окуудан кийин аймактык МСК кызматкерлери ушундай эле семинарларды ЖӘБ органдарынын тийиштүү кызматкерлери учун өткөрүштөн жана жобону жайылтуу боюнча иштерди жүргүзүштөн. Өз кезегинде ЭҮЖӘБОЖ Долбоору аталган токтомуду колдонуу боюнча МСК буйругу менен бекитилген методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгат жана аймактарга өткөрүп берет. Салыктық укуктук мамилелер боюнча ЖӘБ органдарынын өз укуктарын ишке ашыруусу жергилиткүү бюджеттин кирешесинин өсүшүнө жана “көмүскө” экономиканын деңгээлинин төмөндөшүнө көмөктөштөн.



Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

Бишкекте жаштардын каржылык сабаттуулугун жогорулатуунун жолдору талкууланды



Кыргыз Республикасынын жаштары арасында социалдык туруктуулукка жана экономикалык өсүшке коркунуч жараткан массалык жарандык (муниципалдык), каржылык жана экономикалык сабатсыздык көйгөйүнө мамлекеттин жана коомчулуктун көнүлүн буруу, коом менен мамлекет тарабынан аталган тобокелчиликтерди алдын алуу боюнча чукул чараларды аныктоо максатында Өнүктүрүү саясат институту Билим берүү демилгелерин колдоо фонду (www.edufeis.org), Жеке инвесторлор клубу жана Москвадагы Ачык билим берүү институтунун экономика кафедрасы менен биргелешип жаштардын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу, бул процессте мамлекеттин, коомдун, бизнестин жана донордук уюмдардын ролун күчөтүү ыкмаларын аныктап алуу учун талкуу уюштурулду. 2014-жылдын 12-сентябрьнде өткөн талкууга жаштар иштери менен алектенген министрліктердин жана ведомстволордун, мамлекеттик органдардын өкулдөрүнүн, “Фин-Билим-Сити Муниципалитети” жайки мектебине катышкан жаштардын, донордук уюмдардын жана ММКнын катышуусу менен өттү.

Өнүктүрүү саясат институтунун Башкаруу төрайымы Надежда ДОБРЕЦОВА белгилегендей, бул талкуу “Жаштардын каржылык сабаттуулугу – өлкө ийгилигинин фактору” долбоорунун уландысы болуп калды. Долбоордун алкагында “Фин-Билим-

Сити Муниципалитети” жайки мектеби уюштурулган болчу. “Ушул учурда биздин негизги максатыбыз – каржылык жана жарандык (муниципалдык) сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу, жеке каражаттарын башкаруу боюнча билими менен бөлүшүү учун жаштарга шарт түзүү. Дал ошол билим болочок муунга ийгиликтүү жана бакубат жашоону камсыздоодо критикалык фактор болуп эсептелет. Өз долбоорубузду ишке ашыруу процессинде окуучулардын да, мугалимдердин да каржылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча ишке карата чон кызыгуусу анык болду. Башкача айтканда, долбоор КРда каржылык сабаттуулук көйгөйү актуалдуу экенин көрсөтө алды”.

Натыйжада өлкөнүн бардык аймактарынан чогулган 50 окуучу өзүн өзү башкарған шаарда, заманбап демократиялык коомдо жашоо учун көндүмдөргө ээ болушту; алар ошондой эле каржылык сабаттуулук көндүмдөрүн алышты (теориялык билим менен аны иш жүзүндө колдонуунун айкалышы алынган билим туруктуу болот деп күтүүгө жол берет).

Өз пикирлерин мугалимдердин жана окуучулардын арасынан каржылык жана муниципалдык сабаттуулук боюнча жайки мектептин катышуучулары да билдиришти. Дарс окугандардын бири Нелли СИМОНОВАнын айтмында, бул багытта окуучулар менен иштөө улуу муун өкулдөрү менен

иштешүүгө караганда бир топ жөнүл жана натыйжалуу болду: “Биздин өлкөдө адамдардын 75% ашууну чыгашаларына эсеп жүргүзбөйт. Ошондуктан жарандар каржылык жактан сабатымды жоём деп чечмейинче, каржылык көз карандысыздыкка же эркиндикке жетүү, же жок дегенде пенсияда татыктуу жашоо мүмкүнчүлүгү жокко эсе”.

Жайык мектептин таасири тууралуу өз баяндаларын иш-чаранын башка катышуучулары да

беришти. Долбоор тууралуу кенен маалыматты “Муниципалитет” журналынын 2014-жылдын июль айында чыккан санынан окунуз. Иш-чаранын катышуучуларына жайык мектеп кантип өткөнүн жана оюндуң бул модели окуучулар учун кандай артыкчылыкка ээ болгонун баяндаган маалыматтык тасма да көрсөтүлдү. Тасманы орус жана англий тилдеринде темөнкү шилтеме боюнча таба аласыз: <http://youtu.be/FjY17junhBo>.



Ошто коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө жана кыш мезгилине даярдык көрүүгө багытталган финансы каражаттарынын айкындуулук маселеси талкууланды



Өнүктүрүү саясат институту “Интербилим ЭБ” коомдук уюмунун Оштогу филиалы, Ош ш. мэриясы жана шаардык кеңеш менен биргелешип, 2014-жылдын 22-сентябринде Ош шаарындагы коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө жана кыш мезгилине даярдык көрүүгө багытталган финансы каражаттарынын ачык-айкындуулугу боюнча тегерек стол талкуусун өткөрдү.

Ушул тапта Ош шаарында газдын жок болгонунан жана энергетика тармагындагы күтүлүп жаткан көйгөйлөрдөн улам бул тема шаардыктар үчүн эн актуалдуу болуп калды. Талкууга территориалдык кеңештердин өкулдөрү, үй, квартал комитеттеринин жетекчилери, Бишкек ш. мэриясынын өкулдөрү жана Ош шаардык кеңешшинин бюджеттик комиссиясынын төрагасы Бекмурза ЭРГЕШОВ катышты.

Негизги талкуу кыш мезгилине даярдык жаа-

тында Ош ш. ЖӨБ органдарынын ишинде ачык-айкындуулуктун жоктугунун тегерегинде болду. Катышуучулар көрүлүп жаткан чараплар, аны менен катар электр энергиясы чектелүү болгон учурда электр мештерин сатып алууда аткарылган иштер шаардыктардын нааразылыгын күчтүшү мүмкүн деген тынсыздануусун билдиришти; коммуналдык түйүндөрдө ремонттук иштерди жүргүзүүдө жергилиткүү бийликтин кварталдык жана үй комитеттери менен өз ара аракеттешүүсү байкалбайт. Ошону менен бирге макулдашылбаган смета боюнча калктан акча чогултуулуп жатат. Талкуунун жыйынтыгы боюнча катышуучулар Ош ш. ЖӨБ органдары үчүн сунуштамаларды даярдасты: кышка даярдык боюнча чечимдерди кабыл алууда айкындуулук денгээлин жогорулаттуу, Ош ш. бюджетин калк үчүн түшүнүктүү түрүндө жеткирүү, шаардык кеңештин депутаттары, мэриянын кызматкерлери конкреттүү аймакта күтүлүп жаткан иштер жана каржылоонун көлемү тууралуу шаардыктарга үзгүлтүксүз маалымат берип турш керек, шаардыктардын суроо-талаалтарын жеткирүү учун шаардык кеңештин депутаттарына туруктуу жеткиликтүүлүктүү камсыздоо.

Сунуштамалардан кийин Ош ш. мэриясы жана шаардык кеңеш менен биргеликте 2015-жылга Ош ш. ЖӨБ органдарынын айкындуулугун камсыздоо боюнча планын даярдоо жана аны шаардык кеңештин каросуна жиберүү тууралуу чечим кабыл алынды.

ЖӘБ – бул таштанды жана жол маселелери гана эмес. Бул адамдың өнүгүүсү үчүн чөйрө – маданият, тарбия, мұктаждарға камкордук, саламаттық, коопсуздук

Муниципалдык социалдык тапшырыкты жайылтуу боюнча долбоордун орто аралыктагы жыйынтыктарын талкуулоо



ӨСИ жарандык коомду колдоо боюнча GIZ (Эл аралык кызметташтык боюнча Герман коомчулугу) Долбоору менен биргеликте ЖӘБ деңгээлинде социалдык тапшырыкты жайылтуунун жыйынтыктарын, ЖӘБ органдары жана бейекмөт уюмдар ездөштүргөн сабактарды, ошондой эле келечектеги суроолорду жана пландарды талкуулаشتы.

“Тегерек столдо” төм. баяндамалар угулду:

- Өмүралиев айыл өкмөтү, “Социалдык тапшырыкты жайгаштырууга муниципалдык сынақка катышуу тажрыйбасы”, муниципалдык социалдык долбоор, “Айкөл” КҮ, Талас облусу;
- Катран айыл өкмөтү, “Муниципалдык деңгээлде социалдык тапшырык механизмин жайылтуу тажрыйбасы”, А. ИСАЕВ, Катран айылдык аймагынын башчысы;
- “Мамлекеттик социалдык тапшырык жөнүндө” мыйзам долбоорундагы жаңы нерселер, Н. ИДРИСОВ Кыргызстандагы ICNL (Коммерциялык эмес укук эл аралык борборунун);
- “Муниципалдык деңгээлде социалдык тапшырык: Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы жана Кыргызстандагы кырдаал. КРда ЖӘБ деңгээлинде социалдык тапшырыкты түзүүгө шарттар жана артыкчылыктар”, Н.ДОБРЕЦОВА, ӨСИ төрайымы;
- “КРда муниципалдык деңгээлде МСТны

жайылтуу көйгөйлөрү. Практиканын МСТ жөнүндө жаңы мыйзамдын долбооруна которулушу”, Б.БЕКИЕВ, укуктук маселелер боюнча адис, ӨСИ;

- “Муниципалдык социалдык тапшырыктын негизинде жергиликтүү жамааттардын артыкчылыктуу маселелерин чечүүдө БӨҮ менен ЖӘБнын өнөктөштүгү” Долбоорун ишке ашыруунун баскычтары, Р.СУРАНЧИЕВА, ӨСИ долбоорунун эксперти.

Ошондой эле “Социалдык тапшырыктын негизинде жергиликтүү жамааттардын артыкчылыктуу маселелерин чечүүдө ЖӘБ менен БӨҮ өнөктөштүгү” окуу-маалымат берүүчү тасма көрсөтүлдү.

2014-жылдын күз мезгилиниң тарта 2015-жылдын соңуна чейин 11 муниципалитет муниципалдык социалдык тапшырыктын аткарылышын төлөө үчүн ар бири 1 миллион сом (баары болуп 11 миллион сом) өлчөмүндө каржылык колдоо алышат. Бул практика өлкөдө көнери жайыла алат жана ошондой болуш керек. Анткени ЖӘБ органдарына жамааттын социалдык маселелерин дагы да натыжалуу чечүүгө жардам берет. Мындан тышкary жакынкы келечекте мамлекеттик социалдык тапшырык жөнүндө жаңы мыйзамды Жогорку Кеңештин талкуусуна жана каросуна алып чыгуу пландалып жатат. Бул мыйзам Кыргызстандын муниципалитеттеринде аталган механизмди өнүктүрүү үчүн чон мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жарандык коомду колдоо боюнча GIZ (Эл аралык кызметташтык боюнча Герман коомчулугу) Долбоорунун катышуусунан улам бул механизмди жайылтуу мүмкүн болду. Аталган долбоор Өнүктүрүү саясат институту менен биргелишип, ЖӘБ органдары жана жергиликтүү БӨҮ үчүн тийиштүү окууларды өткөрдү.

